

КЪАВАРТЫ-МАЛКЪАР АССР-НИ ЖАРЫҚСЛАУ

МИНИСТЕРСТВОСУ

С А Б И Й Л Е Г Е
О КЪ У И Б У З

Нальчик · 1988

Къабарты-Малкъар АССР-ни Жарықлау
министрествоосу

С А Б И Й Л Е Г Е

О КЪУ И Б У З

ШАХАР САБИЙ САЛДАНЫ ТАМАТА
КЪАУУМЛАРЫНА ОКЪУРГЪА КИТАП

Воспитателгэ оынегүй пособие

А.Ж. Будаев жараштыргъанды

Къабарты-Малкъар АССР-ни
Жарықлау министерствоосу

Къабыл этгенди

Нальчик 1988

БЫК 81.2 Утверждено Министерством просвещения
Белк Кабардино-Балкарской АССР
4С(Балк) (075)

Будаев А. В.

Читаем детям. Книга для чтения в старшей группе городских детских садов КБ АССР. Пособие для воспитателя. На балкарском языке.

Нальчик 1988 - 70 с Тираж 100 экз. Цена 10 к.

В книге даются литературные тексты для рассказывания и чтения, тексты для заучивания наизусть. В ней представлены произведения фольклора, балкарской классики, современной балкарской детской литературы.

① Министерство просвещения Кабардино-Балкарской АССР.
Нальч қ, пр. Ленина, Дом Советов.

- 3 -

САМЫЛДЕТЕ ХАНАРЛАРГЫ

Къайсы уллуду?

(Малкъар халкъ жомакъ)

Эртте, эртте, бек эртте малкъар тауланы этеклеринде тамашалыкъ бир бутъя жашагъанды. Мазаллыкъ бла анга тенглил әтген жан иеси болмагъанды. Кёэлери арба чарх тенгли, кирпиклери бирер къари болгъандыла. Тар къолгъа кирсе, майозлери эки жаннына тийип, къаялданы оя болгъанды. Жюрюсе уа, улду терекле аякъ тобонде ханолача өзилгендиле. Къуйругъун силкиндирген заманда терекге жетсе, тамыры бла къобарып ала әди. Ол тёбеде жатса ауурлугъу бла батдырып, чунгур этил къойгъанды.

Ханарлада жюргенине кёре, аны атасы, анасы да болмагъанды. Къайдан келгенин да киши билмейди. Иесиз, кеси аллына жюргенди. Ол кёп жюргенди, жюрюсе уа, аякълары жерни къатысына дери батхандыла. Ол тюзде жатып тургъанлай, таутъя узалып чыран бузланы жалагъанды. Уллу баргъан сууну суусап болуп ичсе, тауусуп, тюп ташларын ачханды. Ол бугъаны аты "Желмауу" әди.

"Шымесенг да къартдами болжаса" дегенча, биц ёлек жијиланы жашай келип, бутъя къартайгъанды. Къарнулу, къарнусуз да, къарт, жаш да кесине бойсуниган, хар затдан да кючлю ёлжум, ол бугъагъа да келеди. "Желмауу" бутъя не деменгили болгъан эседа, ёлжумю хорлайлмай, тау этегинде ёлжап соўланады.

"Ёлген - саутъа азинъ" дегенча, бугъаны мыллагина къенатыла, жаништарла да басынагыла. Кёп жюрешип, терисин жиртадыла, этин ачадыла, чегилерин чачадыла. Жаннати, жалын болгъан къалмай жијилни,

мыллыкны көл заманы ашадыла.

Бир күн а, бир да болмагъанча, бир мыллык ишүш къанатлары бла көннү жарығын ауана этип, мыллыкта жетди. Жумулуп барып, сугъаны жауурун къалагъын тарнакълари бла күтүрүп, хауагъа кётирюлдю. Уча, кете барып, узакъда бутакъонча оки къуу теркни кёрдю. Шууулдал жетип, ол эки тереекни бирине къонцу.

Сакъ жауун көс ачырмай къуды. Къуш жутланын жуурунну жыртады. Терек да бир-бирде аз-маз къымылдайды. Торосни не ючин къымылдагъанындан къушну жапары жоккыду. Ол жерде терек, чыбыкъ да болмагъанды, къуш да терекге къонмагъанды.

Ол жерде бир къойчу болгъанды, аны къойларында бир теке болгъанды, жауун жаугъанды, сюрючю кеси да, къойлары да ол текени къарын тибике жыйнлгъандыла. Сюрючю жукълай, тош кёре, къойла да жатып, ышыр эте, жукълай, текени да кёзлери къысыла, ышыр эте, мойзозлери къымылдай, төрт аягъыны юсюне сөелип къалкынды. Къуш аны мойзозуне къониганын сезмейди.

Бир заманда сюрючю жукъудан уянды, жауун тохтадымы деп, текени тибикен чыгъып къараиды. Ол заманда къуш-аны кёрөп учады. Къуш учканда, жауурун къалакъ къушну аузундан ичкынып, сюрючю ёрге къарагъанлай, аны кёзүнө тишидю. Сюрючю кир ташген сунуп, кёзин ууду. Болса да кёзю жилий, ингирде күйтеге келди, не болгъанын билмейди. Элде адамла къойчуну көс чунгуруна кирип, жауурун къалакъын күрекле бла къазып чыгъараадыла. Битеу элки кючю бла жауурунну элтип, элни къийиринда ёзенгите саладыла.

Кёп жүз жылла озадыла, жауурунну юсюне жер къозлайды. Жерни юсюне къыртиш ёседи. Ол тоз ёзенде къыртишни юсюне эл салинады.

Күнлени бир кюнүндө бир толкю айлана келип, жауурун къалакъни къийирни жерден ёрге чыгъып тургъанын кёреди. Жатып, жауурунну къийириндан къабын тартады. Толкю жауурунну къымылдатып, юсюнде жашагъан элни бир жанина бурады. Элни адамлары къууугъун эзип, түзгө чыгъадыла. Толкю аланы кёрюп къачады. Адамла жетип, толкюнү ёлтаредиле. Толкюнү ёрге айланинган жаниндан терисин спою алладыла, бир жаниндан бир жанина аудуралмайдыла. Толкю терини жартысы битеу элни эр кишилерине бёркөле чыгъады.

Ол элде бир къатын артденликтө отун тамызыкла жыя, элни къийирни чыгъады. Айлана барып, ол толкю мыллыкга тибейди. Урчукъ сабы бла толкюнү бир жаниндан бир жанин аудуруп, терисин алгъанды, толкю терини къалгъан жартысы аны жашына бёрк чыкъма-

гъанды.

Быладан къайсы къарнудуду эм къайсы уллуду? Аны билген бла ёчаширге хазирма.

У лакъчыкъла бла Б ё р ю (Орус халкъ жомакъ)

Эртде-эртде бир эчки жашагъанды. Аны титче улакъчылары болгъанды. Эчки агъачда кеслерине бир ариу жүйчүк ишлекенди.

Улакъчыкъла күдде турадыла. Аналары уа базаргъа жиройдю. Ол кете туруп, сабийлерине:

- Күдде олтургъанлай туругъуз. Эшиклени ачмагъыз, ачсагъыз а бёрю ашал кетерициди, - дейди.

Эчки базардан күтөне къайтады, жоту майозлери бла эшиклени къагъып, былай айтып жырлайды:

Балачыкъла, балачыкъла,
Ачыгъыз эшиклени,
Сизни анагъыз келгенди,
Сизге сют келтиргенди.

Аналары былай айтып жырласа, улакъчыкъла эшикни ачып тургъандыла...

Бир жолда уа эчкини сөзлерин бёрю эшилгенди. Эчки айланы кетгенди. Бёрю уа эшиклени да къагъып, кесини базыкъ ауазы бла жырлап башлагъанды:

Балачыкъла, балачыкъла,
Ачыгъыз эшиклени,
Сизни анагъыз келгенди,
Сизге сют келтиргенди.

Улакъчыкъла уа: - Биз ачарыкъ тойюлбюз. Сен би и анабиз тойжесе. Сен бёрюсө. Бизни анабиз ариу жырлайды, сен а жырай билмейсө, - дегендиле.

Эшиклени къагъа-къагъа безил, бёрю агъачха берип кетгенди.

А.Толстой жаращыргъанды.Малкъар тылгэ Ортабаев Т. кёчүргенди.

Ж а л гъа н и ё г е р (Малкъар халкъ жомакъ)

Атны аягъан адетди. Анга кёре, бир адамны жангыз бир ала-

шасы болгъанды да, ол аны түрт шыгын⁶ хар памаңда наң салын турғанда.

Бир жолда алаша узақъ жерден юйго къычхацини. Къачып келе, бир бир улду сыртны тобондөн ёрге айланыпганини. Ол да сыртдан, бир ач бёрю чартлаш аллына чыгъады да, жолун кообщ тохтайды.

- Аха, алаша, къайры ашыгъын бараса? - деп соргъяңди.

Алаша къулакъларын да чюелтиш:

- Юйге барама, - деди.
- Да мен иерик тойкөмле.
- Да иймей не атериксө?
- Ашарыкъма.

- Ой харип сен а, жантылып тура көреме. Ашап мени немми ашарыкъса? Къотур терим сюеклериме жабышып турады. Кел, андан эсе, нёгерле болайыкъ, табылған ирысъыны көрүрбоз, - деди.

Экиси да жорта барып, бир тюлкүгө түбедиле. Бёрю жетип, тюлкүнүн жоконе къайрылды.

- Аха, бёрю, бу нэгди, не этесе?

- Да не этеме, ашарыкъма.

- Ой сен а, харип, ақынданмы шашканса? Мени немми ашарыкъса? Къуиргъума къарай эсенг, аны ичи сюек, тыши тюкдю. Къой андан эсе ючюз да нёгер болайыкъ, бир затыгъытга жарарма, - деп тиледи тюлкю.

Энди ючюз да кете барып, дорбуннга жетдиле. Ач, къарыуоуз да болуп, ол кече дорбунда къалдыла. Эртден благъа терен къэр жауап чыкъды.

Къара палах, энди барамта болуп, ары-бери чыгъалмай къалдыла. Барыргъа къар къоймайды, ашаргъа ашлары жокъду, ачлыкъ, суусаплыкъ къысанды.

Алаша, дорбундан чыгъын, чёп башланы чёплей, суу ичерге жайылды. Ол кезиучуккөде бёрю тюлкүгө:

- Тюлкю, энди биз ючюз да ачдан ёлебиз. Кел андан эсе, алашаны ашайыкъ, бир да болмаса да экибиз сау къалырбоз, - деди.

Тюлкю:

- Да, биз ючюз да нёгербиз. Бир сыйтау таптай, аны къалай ашайыкъ? - деп сорду.

Бёрю:

- Да, не тюрлю болса да, сен сыйтау тап! - деп жутланнган халда тиледи.

Тюлкю:

- Да, ахшы, алай эсе, сен кесинге жоз жыл болгъанды, де! Алаша аллай бир айтталлыкъ тойкөлдю, мен а айттымы кесим билеме. Эм кичини ашарбыз, - деди.

Алаша бир заманда суу да талмай, мудах къайтып келди. Энди тюлкю сёз къозгъап:

- Аланла, бизден къайсыбыз тамата болур? - деп экисине да сорду.

Бёрю секирип туруп: - Манга жоз жыл болгъанды, - деди.

Ол алай айтханлай, тюлкю къычырыкъ эип жилиди.

- Аха, тюлкю, не болду, нек жиляйса?!

- Да не этейим? Жоз жыл мындан алгъа бир балачыгъым ёлген эди да, аны ючкын жиляйма, - деди тюлкю.

- Ахшы, ол да алай болсун. Алаша, санта уа ненча жыл болгъанды? - деп сордула.

- Да, мен окъумагъанма, билмейме, алай а тутгъач көнкүмө анам налгъа жазып аягъыма салгъан эди. Мен тарих окъуй билмейме. Къаралгъыз, тутгъан көнкүмө налымда көрүрсөз, - деди.

Тюлкю, мен да окъумагъанма, тарихни билмейме деп, унамады. Ол заманда бёрю, мен билеме деп, алашаны арт аягъына къарай тебирегенлей, алаша керилип бёрюнүн башына урады да, кёзлерин чартлатады, аузундан къан келеди, башы да жарылып жыгъылады.

Ол заманда хийлачы тюлкю: "Эй мени медирсеге окъургъа бер - меген анама жаным къурман болсун", - деп къууанады. Аны бла тюлкю агъачха, алаша да юйоне кетедиле.

ОКЪУРГЪА

Владимир Ильич Ленин

Юй ичинде къабыргъада портрет тагъынди.

Вася атасына: "Атам, манга аны юсунден айтчи", - деди.

- Сен аны ким болгъанин билемисе?

- Билеме, ол Ленинди.

- Хоу, ол Владимир Ильич Ленинди. Бизни скойтенибиз, ахлубуз, бизни бачамабызды.

Алай эсе, тингина. Мен жаш эдим. Ол заманда бизни - ишчилини, жашауубуз аман болгъанды. Иш къийин эди. Биз эртденликкөн кече ортасына дери ишлесек да, ачдан ёле жашагъанбиз. Биз, заводда

ишлегенле, көп эдик. Заводну иоси Данилов болгъанды. Ол кеси ишлемегенді. Белин блокмегенді, жашағыш а - ол къалай бай жашай эди!

Ол къадар затны ал квайдан да тапханды? Биз шига ишлей эдик. Ол бизге ишибиз юқон аз хакъ берип, түсюн айтоакъ, ол бизни талағын этгенди. Бизни къыйыныңыз бла байыкъында. Аны - заводу, ахчасы, машиналары, бизни у-а - къолларыныңдан сора жүгътубуз да жокъ. Ма аны себепли, бизге ишке жүрүрге тишигенди. Ол хал къуру Даниловнұ заводунда болуп къалмагъанды. Ол хал заводланы, фабрикалары барында да болгъанды.

Эллилени жашаулары да осал эди. Алары жерлері аз, байланы да көп болгъанды. Эллилеле байлагатыя ишлегендиле. Байла бай, эллиле да жарлы жашағъанды.

Байла бла бийле бир ниетли болгъандыла. Ала бла бирге бек баш, бек бай жер иеси падчах болгъанды. Ол барына да ие болгъанды. Ол жалан да жер иелеге бла капиталистлеке ахшы болгъан адетле бла къылымъыла чығъарғанды. Ишчилени бла эллилени да ол адетле жашауларын къыннагъандыла. Владимир Ильич Ленин ишчилени нөгері, тенги болгъанды. Ол битеу адетлени, къыйынлықтарын барын да тирлендірірге жүршегенді. Ленин битеу ишлегенле бары да ахшы жашап баштар юқон жүршегенді. Ленин ишчиле юқон кимле сюеле әселе да, алары бир бирге жыйніштырып башлады. Ала көңден көп болуп башлады. Ишчилени партиясы, коммунистлени партиясы бүткін да күчю болуп тебреді. Жүренисүзжукъ табылмазлығын партия көрдю. Аны битеу къыраллары ишчилери анғылап башлады.

Ишчиле Ленинни сюе эдиле. Жер иелари бла капиталистле да аны көрүп болматғандыла. Падчахны полициясы аны бир-ненча кере тутханды, тюрмаде олтартханды, узакъ Сибирге жибергенди. Аны ёмзорға да тюрмаде къояргъа умут этгенди. Ленин, тыш къыраллағъа кетип, ишчилеге не керекли болгъанын узакъдан жазып турғанды. Артда уа, келип, биягъыча, битеу жүршеге синоу этгенди.

1917 жылда февральда ишчиле солдатла бла бирге (ол заманда уруш бара болгъанды) падчахны кыстыадыла, сора 1917 жылда 7 ноңдорда жер иелари бла капиталистлени кыстыадыла. Аладан жерни сыйырдыла. Андан сора заводланы, фабриклени сыйырп, кеслерини адетлерин, къылымъларын салып башладыла. Не падчах, не жер иелари бла капиталистле угъай, ишчиле бла силиле Советледе, кес-

лери синоу этип башладыла.

Ол алагъта жанты иш эди. Ленин бла аны партиясы, ишчилени ол къыйын жол бла элтип, алагъта жанты жашау къуарғыа болушхандыла. Лениннеге көп ишлерге тишигенди. Аны къайгъының көп болгъанды. Саулугъу аман болду да 1924 жылда Владимир Ильич ёлди.

Ленин ёлгенде, биз бек бушуу этдик, алай ол айтхан затланы биз бир заманда да унутмабыз. Биз хар не затны да ол айтханча этерге жүршебиз. Ишни да, жашауну да жангыча къурайбыз.

Н. Крупская.

Л е н и н

Айтама, тыңғылагъыз сиз,
Бирлик ишде товарище,
Ленинсьсалай жүрүтгенин
Эркинлик юқон ишле.

Сабийликтен окбуй кетди,
Аны бийигине жетди,
Дүниядан падчахлыкыны
Тайдырыргъа мурат этди.

Башлады андан аямай,
Къара халкъында хапар берип,
Аны юқон көп къыйналды,
Тутмакъ да, сибир да көрүп.

Андан да къутулуп кетди,
Барып көрдю къыраллани,
Изеп, табып, жыйн этди,
Жигит, батыр уланлани.

Жашырынлыкъда көп ишле,
Турду къадар заманлани,
Бийликтен чыгъарыргъа
Байла бла Романлани.

Ишчи, элли бир болдула,
Къолгъа сауттуну алдыла,
Ленинни ишнинде бағып,
Падчахлыкъны аудурдула.

Ленин эди ишни күурагъан,
Залимликге ёртөн салгъан,
Эскилилки отха таҳан,
Жангылыкъын чархын бургъан.

Падчахлыкъыны кир къаласын
Кёп кюрешди да чачды ол,
Жарлы халкъыга эркинликни
Эшигин кенге ачды ол.

Ленинди - тюзлюкно жолу,
Жокъду адам андан уллу,
Аны жолу . . . bla барыр
Ёмурледе адам улу.

Енди Ленин - бачамабыз,
Бачаманы унутмабыз.
Жарлы, жалчы, тыңылагъыз,
Кязим айтханны ангылагъыз:
Душманлагъа алдатмагъыз,
Бай, бий изындан бармагъыз,
Бош керексиз кыйналмагъыз -
Ауар ташха тыянмагъыз.

Оюмазлыкъ къая - Ленинд,
Адам игиси - ленинчид,
Ленин - батмазлыкъ кюньюзд,
Партиясын - чигинжибизд.

К. Мечиев.

К ю з а р т ы

(Юзик)
Жай бигече, бизни къюп,
Таула артына аугъанды,
Къырау къакъында хъярлагъа,
Терек бахча саргъалгъанды.

Жанты биченин ийисин
Жай алгъанды да кетгенди,

Гюллю нартох татыуун да
Ол биргесине элтгенди.

Харбызланы шатыколыгъын
Алып кетген биргесине,
Алай алмала ийисин
Ол къюп кетгенди бизге.

Тереклени кёклөгүн жай
Биргесине алыш кетгенди
Көнлени узунлугъун да,
Къоймай биргесине элтгенд.

Келсин акъ атлы! Хазырбыз анга
Тоберге - кюфле миражеуден толуп,
Акъжамычы, акъмийнкъ атлагъа
Турабыз тюберге хазыр болуп.

Акъ къайын сыртны башында
Чапыракъларын тас этгенди.
Аны жайтын кёк кийимин
Көз арты жел алыш кетгенд.

Сууукъду кече къайынга
Кийими жокъду юсунде,
Къалкъыу эте башлагъанлай,
Къыш кёркүнеди тюшүнде.

Къ. Кулиев.

А з а т л ы къ б а й р а м ы

Дунияда халкъла көп тюрлю байрам этедиле. Адам улуну бек уллу, бек сыйлы байрамы уа жыл сайын 7-чи ноябрде болуучуду. Ол байрамгъа биз бийыл да жарыкъ бетли тюбegenбиз. Ариу жасалгъан шахарларбызда, эллерибизде байракъыла кызыара, къууанинганбиз, ойнагъабыз-кюлгенбиз.

1917 жылда Владимир Ильич Ленин башчылыкъ этген Уллу Октябрь революция болгъанды. Владимир Ильич Ленин bla бир жолну баргъан жигитле большевикле эдиле.

Тюзлюк ююн кюрештеген батыр жарекли большевикле, къолларина

саут алып, патчаха, байлагъя, бийлеге къажау уруш этгендиле.
Ала кыралны оноуун, молк иеледен, чанкаладан сыйрып, халкъны
къолуна бергендиле.

Россейни ишчи халкы Петроград шахарда болдургъан Уллу Октябрь революцияны хайрындан уруннганла баш эркинлик талхандыла. Алагъя юй ишлерге, бахча әтерге, тирлик ёсдороргө энчи жерле берилгендиле. Партияны башчылыгъы bla тюзледе, таулада колхозла, совхозла къуралгъандыла. Биреуден азап, къийинлыкъ сынаマイ, хар ким скитен жеринде ишлен башлагъанды. Окъуугъя, билим алыргъа да кенг жол ачылгъанды.

Октябрни байрамы – азатлыкъ байрамы! Байрам киң бек жарыкъ эди. Саулай къыралдача, республикасыны шахарларында, аллеринде къууанчы кыйынтула болгъандыла. Ол жыйынтулада Къабарты-Малкъарни революциянан къатышкан жигит жашларыны атлары уллу хурмет bla, маҳтау сёзле bla эсгерилгендиле. Бетал Калмыков, Магомет Энеев, Солтанхамит Калабеков, Ахмат Мусукаев дагъыда кёйле белгилүү революционерле эдиле. Бизге, таулагъя, Совет властны ала келтиргендиле. Колхозлагъя bla ариу жарыкъ орамлагъя алалы атларын атагъанбыз.

Жанты жашаугъя, эркин жашаугъя къууана, уллу назмучубуз
Квайсан Кулиев да бытай айтханды:

Революция мени, къолумдан туттук.
Тутуп, билим күйине кийиргендиле,
Чыракъланы жандыргъанды жолумда,
Къолума къаламы да ол бергендиле.

Аныз мен да къалыр эдим, аныны
Жанты къулаасы къадырына миннгенлей,
Къара къамасын такъгъанлай атамы,
Ол күйүчүчү дерт отунда койгенлей.

"Нюр" журналдан.

Н о я б ь
(Кёлден билирге)

Жетинчи ноябрде,
Къууанч уллупу бизде:
Болгъан къызъл байракъды –
Ол киң уллу байрамды.

Хар шахарда, хар элде,
Байрам – саулай къыралда.
Къызыл байракъ хар жерде
Шууулдаа барады алда.

Ма ол киң зулмучуну
Ахыр кюю батханды,
Ол киң уруннган халкъны
Жарыкъ танги атханды.

И. Маммеев.

Т у у гъан ж е р и м

(Кээгю)

Туугъан жерим! Мен, кечеги жоллада
Сени ракат солуунга тынгылай,
Чыракъла жана жанты агууллада
Барама, бир затны терен ангылай:

Терслик олтура сени от башынгда,
Жылла къара булутлача ётдюле.
Сени кёк кырдыгынга, жол ташынга
Тенглелегече тайсыкъ эте кетдиле.

Ёмзорле сени ташлы жолларынги
Елет кёлжюю ичинде элтдиле.
Бушууларынг а мудах жырларынги
Хашларынга жол нёгерле этдиле.
Жетиджерे тиү болгъанда, кёнделен
От жангыдан тамызды дейди таурух.
Ол отгъурлу тау элинин кимлеге
Хатасы тийгенин билмейди таулу.

Сени биргенте - биз ёмюрюбөзде
Артка турмабыз, жол къоя тероликте.
Сенсиз а - мен насып кёргюрюбөзге
Ийнанмайма, къууанч да тиймез түкте.

Къйын жолда биз сени юсунгден кёп
Сагышла этдик, умутлу жашадыкъ.
Биз, къадаргъа шекликтө къарала кёк,
Туз гыркыныбызны мудах ашадыкъ.

Сен а, бар палахладан да къутула,
Бизни ёксюз этмегенлей жашадынг.
Терслик, суугъа тишген ташча, жутула,
Сен жангыдан гюл бахчалай жашадынг.

Энди тюзлюкю тёржиден къистаргъа
Ант этген чыкъса - сантды аны аты,
Сени тюп болур жерингде къутхаргъан
Ленинчилик тюзлюкю, уннутма атын!

Туугъан жартум! Энтда сени юсунгден
Мен бир къауум оюмуму айтайым,
Ала къалмазгъа болурла эсингде,
Алай эртөн жолларынга къайтайым.

Кенгден кёреме Бызынты школуна
Сабийлеринги чабып баргъанларын.
Желле кираймагъян Юрду къолуна
Таулула жол къалай чыгъаргъанларын.

Акътопуракъчыланы Хушто Сыртында
Кёрдем жангы, ариу эл салгъанларын,
Булунгучуланы да эски жартда
Сирке тургъан жангы сабанларын.

Ауущан аяа, кёреме Лашкута,
Кёнделен, эски Былым къалай ёсе,
Терек орната, сююуле айната,
Ол алгъын болуучуларынд... эсе,

Эллеринг ариу болуп баргъанларын.
Тёбек Чегем, Къашхатау, Акс суу, Хабаз
От жангыдан тамыза тургъанларын.
Энтда таулагъа къайтып келгенди каз.

Ма жерлеринде - Тегенекли, Бахсан,
Къолайсыз тойкодю жашау кийлери.
Гюржожаны уа танымазса, барсанг,
Шакар болгъанды, кёп бийик кийлери.

Уштулуда, ол Къозу ойнагъанда,
Хаймашада да - мал фермала, къошла.
Колхоз барады айнагъанлай
Сюрюулеринги күтедиле жаша.

Ёмюрюнде да кишини тоноуун
Этмей келген, халал жирекли таулу
Кеси этеди кесини оноуун,
Тойкодю ол гурушкачы не даучу.

Таулуда ёмюрде къоркъамагъанды ишден,
Аны арсар этмеди жолну тиги.
Ол адамлыкъын кетермеди эсден,
Кылыч тартдыргъанда да таукеллиги.

Таулуланы насыны къадарлари
Халкъын къолуна берилди ёмурге,
Кетди кёкни огъурсуз къаралгъаны,
Энди къан чыкъ тишмез къурчха - темирге.

К. Отаров.

Бизни Ата журтубуз

Бизни Ата журтубуз Совет Союзу. Бизни Ата журтубуз уллуду, байды, къарыулуду. Совет Союза оруслула, къазахлыла, узбеклиле, туркменлиле, белорусла, латышла, азербайжанлыла, татарлыла, къарачайлыла, чеченлиле, эрменлиле, ингушла, малкъарлыла, къабартилыла эм башка кёп миллэт жашайды.

Ала барын да къарындаш юйэрча, шүёхдула. Совет халкъынан жашаулары игиди. Хар совет адамны кесини сүйген илии барди. Хар совет сабий сүйген тылинде окъуйду.

Биз Ата журтубузну бек сюебиз. Аны кючлендирир ючон кироши-
рикбиз.

А.Ж. Будаев.

+++

Эсепсиз көнгөдү мени туугъан кыралым,
Көлпү агъачы, кыры эм суу.
Башха биллай кыралны мен билмейме,
Мындады адамны эркин болуу.

Лебедев-Кумач.

К ү з ж ы й н и

(Кёлден билирге)

"Эй! алланла хайдагыз!
Хаун жетин къалады,
Кёремисиз, хоншу жыйн
Бизни озуп барады..." -

Деп къадалып, арада
Соц. эришиу салалла,
Уллу сыйдам сиртликъда
Шырхы тутуп баралла.

Ол күн эки жыйн да
Кеч болгъунчук чалдыла,
Толкъулланнган чаллыкъын
Дырын этип салдыла.

Экинчи күн дырыннга
Ашыкъышп жетдиле,
Кёп да турмай, ёзенни
Барын гебек этдиле.

А. Будаев.

С е н г и р ч к е б л а

Г е б е н е к

Къырау къакъын чалыракъ
Кин тийин жылтырайды.
Мант къаураны тюбонде
Сенгирчке къалтырайды.

Сюркеле, кичден-буттан
Кысылады кион туушка,
Хан сакълар жер тапсам деп,
Сүгүүлады къууушка...

Уча барып, Гебенек
Къурутъан чёшпе къонду,
Сенирчени кёргенде,
Анга кюлюрге болду:

- Сууукъуму къатылгъанды,
Бу хал нек жетди санга?
Огъесе къайгъынг неди,
Бир къарасанг а манга!

Мойозлеринг ийлип,
Бурнунг тирелди жерге,
Къанатларнинг салынп, -
Туралмай къалдынг ёрге.

Жарым жылны жашадынг
Терен хансын ичинде,
Эңди уа нек буюкъудунг
Мант чапыраас тюбонде?

Жюрекни такыр этме,
Ёлмесент, тирилирсе,
Ыны жай келир энтда -
Чынгап-чилгап жюрюре!

- Санга жашау жай болуп
Турур дейми сунаса:

Бюгюн мен сынагъанни,
Къоркъма, сен да сынарса.

- Да...сынасам, сен да кюл! -
Деди Гебенек анга...
Кеси уа учул барып,
Тагылды губу аугъа.

С. Отаров.

М и н г и т а у
(Кёлден билирге)

Сен кёкге жете, бийиксе
Ууакъ тауланы ичинде,
Мияла кибик жылтырай,
Къэр бузларынг юсингде.

Эжду:

О-райда, орайда-райда,
Орайда-райда, орайда,
О-райда, орайда-райда,
Орайда-райда, орайда.

Юсингде барды ажъ тонунг,
Сен жай да, кыш да киесе.
Кюн бузулургъа тебиресе,
Боран этерге сюесе.

Эжду:

О-райда, орайда-райда,
Орайда-райда, орайда,
О-райда, орайда-райда,
Орайда-райда, орайда.

Халкъ жыр.

Э л б е р л е

Сабан къурууду,
Жер да жибиди.
Жауун жауады.
Ол къачан болады? (Кюз).

Ол чапмайды, юрмейди,
Юйге киши уа иймейди.
Ол неди?

(Кирит)

Күндюз жанаңды, кече батады.
Ол неди?

(Кюн)

Ичи от кибик,
Тышы топ кибик.
Ол неди?

(Харбиз)

САБИЙДЕГЕ ХАПАРЛАРТЫА

Къой бла Эчки
(Малкъар халкъ жомакъ)

Эртде-эртде бир киши къатыны бла жашагъанды. Аланы жангыз бир къойлары бла бир эчкилери болгъанды. Бир жол къарт къа- тынына айтханды:

- Къатын, биз къой бла эчките багъалмайбыз, алата ашатыр затыбыз жокъду. Кесинг кёрсесе, ачдан ёле турадыла. Кесерге да жаарыкъ тоййодю: сюекледен башха аладан биз табарыкъ жокъду. Къабакъ эшиклени ачайыкъ да, сюйген жерлерине барсын- ла.

Къатын эрине угъай демеди. Къарт арбаңдак къой бла эчкини ташына къыстал: Энди сюйген жеригизде жашагъызы, ташханыгъызыны ашагъызы, - деп, юйге къайтханды. Харип къой бла эчки не этерик эдиле. Бир къапчыкын да алыш, экиси да жолоучу бол- гъандыла.

Бара-барып, бир уллу жолгъа чыкъгъандыла. Къарасала -жолда бёрю башы. Къоркъу^п, къачаргъа тебирегендей, бёрюнү тёнгеги болмагъанын эслейдиле. Бёрю башын къалчыкъын салгъандыла да, биягъы жолгъа тебирегендиле. Бир жерде тохтамай, юч кюн бла юч кече баргъандыла. Тёрютчю кюн бир ариу кенг талағъа жетгендиле, от кёргендиле. Алайда адамла болгъан сунуп, къой бла Эчки къууанингандыла да, салып ислерине баргъандыла. Ба- рып къарасала уа, отну къатында юч уллу бёрю жата эдиле. Къазан тагылыш, суу да аяуоз къайнай тұра эди. Ассиры

къоркъаңдан, къой бла эчки ёлтурге жетди. Ала къачаргъа да бир умут этди, алай алана бёржле эслеп секирип ёрге къолхан эдиле. Бизге ашарыкъ кеси келип къалды деп, къууанып, къой бла эчкини тутаргъа хазыр болдула. Эчки эс жийип, тозюнлей бёрю - леке барды да, саламлашты.

- Ингир ашы болсун!

- Сау болугъуз, жууукъ болугъуз, ашы къонакъла! - деди къарт бёрю. - Къоркъаңыз, жууукълашыгъыз бери. Къайдансыз? Энди, бу дунияда жашаудан тюнгюлюп айланы болурсуз. Ай, татлы къонакъла, сиз а не тал заманда келдигиз, көрмисиз, суу бо - шуна къайнай турады!

Бёрлюк тенглерин аны акыллы сөзлерине нразы болдула, жютүк тишлерин ачынышардыла. Энди бир иги тояйкъ деп, жарлы къой бла эчкини хояргъа бёрюле хазыр болгъанлай, Эчки Къойгъа атады:

- Тутчу бери ол бёрю башы, была да ач көрүнедиле - биргэ ашайкъ, - деди.

Бёрю башы къалгындан чыгъарып, Къой Эчкигэ берди.

- Аны къой, ол ассыры гитчеди, уллурагын сайла! дегенде, эчкини хыйла. этгенин ангылап, Къой бёрю башы бир ненча кере да айландашып чыгъарды. Сора Эши, бёрю башы алып, бёрюлеке атады:

- Ма, алгызы да бишеригиз. Тоймасакъ, биэде эндэ да кёцю, къалгъанларын да бишерирбиз. Сиз, харипше, алыхъа бёрю эт ашагъан болмазсы. Андан татлы эт биз көрмегенбиз. Бишеригиз, бишеригиз, быгече сизни бёрю эт бла тойдурургү - биз бойнубузгъа алабыз!

Тели бёрюле ийнадыла. - Эй, была бир залым затладыла, бизни да жутмагъа эдиле, - деп, сагъышха къалдыла. - Къачмасакъ, эшигибизни жабадыла, - деп хийла этди.

- Къазаныбыз не эсе да иги къайнамайды, мен бир шунла алып келейим, - деп къарт бёрю къарынгын ташайды да кетди. Бир кесекден экинчи бёрю:

- Бизни тенгибиз билай кёп нек къалды? Ажашкан болур анос, къайтыргъа заман болгъан эди. Мен бусагъат аны чакъырып келейим, - деп экинчи бёрю да кетди.

Къайдан къайтырыкъ эди; ол да къайры се да думып болду.

- Мени тенглериме бир хата болгъанды. Барайым да, болушайым, - деп, ючонючо бёрю да сагъышлы салжырады.

Къой бла эчки къууанып күлдүлө. Сора жатып, әртденблагъа дери жукъладыла. Бёрюле уа биргэ жыйынп, бир-бирлерине тырман этишедиле.

- Жангылдыкъ, бу хол биз бек жангылдыкъ. Къойола эчкиден бёрюле къоркъаңданда деп а ким эшитген болур! Энди бирои бёрюле эшитселе, бизге не айттыра? Къаллай айнпын иш этдик! Кеслери келип, бизни ашагыз дегенча болгъанлай, биз къор - къакъла уа къачып кетгенбиз. Келигиз, барайкъ да, алана ашайкъ, - деген оноуну этип, бёрюле артха къайштыла.

Бёрлюни кёрп, къой да, эчки да эски эмен теректе минциле. Бёрюле терекни къазып башладыла.

Къой ассыры къоркъаңдан, жазыкъны, тиши, тишине тиймей, алай къалтырай эди. Сора аны эси аууп, терекден жыгъылды.

Эчки уа аны кёрп, къарыундан келгейчакътын къычырды:

- Ай, сен жигит, жиберме ол къоркъакъланы! Мен да бусагъат тишейим, хайт де, ичхындирам! - деди.

Бёрюле, ары-бери чачылып къаңдыла. Эчки да: "Тут-тут!" деп аяусуз къычыра эди.

Эчки боккон да алай къычыра турады дейдиле.

Къизил Боккачыкъ

(Француз халкъ жомакъ)

Бир элде бир гитче къызычыкъ жашап болгъанды. Кеси да дуняда болмажанча, аллай аламатчыкъ. Анасы аны бек скойгенди, аммасы уа - андан да бек.

Туугъан кюнүнде алма анга сауғаңъа къызыл боккачыкъ бергенди. Ол кюнден башлап, къызычыкъ къызыл боккачыкъны кийгенилей айланыганды.

- Ма Къызыл Боккачыкъ бара турады! - дегендиле хоншула аны көргөнлери сайды.

Бир жолда аласы бёrek биширгенди да, къызына билай айтканы:

- Къызыл Боккачыкъ, амшагъа бу бёrekни, къошун бла жауну да элт, саулугъун да сэр.

Къызыл Боккачыкъ бирои элде жашагъан амасына къонакъын

атланганды.

Бара кетип, ағъачха киргени да, бёриге тюбеп къалғъанды. Бёри Кызыл Боккачыкъын алайда оқсона ашал къояргъа умут этгениди. Алай арсар болгъанды. Къайдан эсе да отунчуланы балта тауушлары эшилтілгендиле.

Бёрю, еринин-бурнун жалап, къызычыкъга былай сорғъанды:

- Къайры бараса, Кызыл Боккачыкъ?

Бёрюни оғзурсуз жаныар болгъанын, аны бла тюбешген а андан да къоркъуулу зат болгъанын Кызыл Боккачыкъ билмегенди. Ол Бёрю бла саламлашханды, сорууна да жууап бергенди:

- Аммагъа барама, бу бёrekчики, къошун бла жауну да анга элтеме.

- Амманга узакъдами жашайды? - дегенди Бёрю.

- Жууукъ да тийюлдю. Ма ол андаты элде, тирменин къатында, къыйырда жашайды.

- Охо, алай эсе, - дегенди Бёрю, - мен да сени амманга къонакъын барыргъа сюеме. Алай мен бу жол бла барайм, сен а ол бирси жол бла бар. Ким алгъа жетеригин да бир көрөрбöz.

Алай айтып, Бёрю къысха жол бла чабып кеттегенди.

Кызыл Боккачыкъ а, ашыкъмай, жолда тюбegen гүлчүжлени да жын, ариу гол къысым этгениди. Ол тирменинге да жеттинчи, Бёрю амманы кийин тапханды, эшигин къагъа башлагъанды; тук-тук!

- Кимди ол? - деп сорғъанды амма.

- Менме, сени туудукъчугъунг Кызыл Боккачыкъсма, - дегенди Бёрю инчеке ауаз бла. - Мен санга къонакъын келгенине, бёrek - чик бла жау да келтиргенме.

Амма бир кесек аурукъусунуп эди да, ундуругъунда жатып турра эди. Ол, келген керти да Кызыл Боккачыкъ сунуп, къууан-танды, эшик таба буруулуп, къычыргъанды:

- Ол баучукъыну тарт да, балачыгъым, эшик кеси ачылып къал-лыкъды.

Бёрю баучукъыну тартханды, эшик да ачылғъанды.

Оч көн бла күч кече ачлай айланған Бёрю амманы арсарсиз жутуп къойгъанды.

Андан сора эшикни этгениди, изы бла уа, амманы тёшегине жатып, Кызыл Боккачыкъын сакълай башлагъанды. Ол да бир кеоек-ден келгендиди, эшикни къакъытанды: тук-тук!

- Кимди ол? - дегенди Бёрю.

Ауазы да бир базыкъ, эрши.

Кызыл Боккачыкъ алгъа къоркъыткан да этгениди. Алай амма, су-уукъсурап, тамагъын аурутхан суннганды.

- Менме, сени туудукъчугъунгма, - дегенди Кызыл Боккачыкъ.

- Санга бёrekчи, къошунчукъ бла жау да келтиргенме.

Бёрю, тамагъын тазалап, инчжерек ауаз бла айтханды:

- Ол баучукъыну тарт да, балачыгъым, эшикни алай ач!

Кызыл Боккачыкъ баучукъыну тартханды, эшик да ачылғъанды.

Къызычыкъ ийге киргениди, Бёрю уа, жууургъан тюбөне тумаланып, андан айтханды:

- Балачыгъым, бёrekчики столгъа, къошунчукъыну уа тапкагъа сал, кесинг да, жанымда тыян. Арыгъак да болурса.

Кызыл Боккачыкъ, Бёрюни жанына тыянды да, былай сорду:

- Амма, къолларынг былай уллула некдиле?

- Сени къатыракъ къучакъылар ючин, балачыгъым.

- Амма, къулакъыларынг а былай уллула некдиле?

- Игирек эшитир ючин, балачыгъым.

- Амма, тишлеринг а былай уллула некдиле?

- Ала уа сени теркирек ашап къояр ючин, балачыгъым!

Кызыл Боккачыкъ кёзин къагъып ачыкъын, ол оғзурсуз Бёрю къызычыкъын чурукълари, кызыл боккачыгъы бла да бирге жутуп къойгъанды.

Алай, насыпха, ол кийин алмы бла балталары да болгъан отунчуларында ётюп бара болгъандыла. Ала дауур-дауурну эшилтип, ийге чабып киргендиле да, Бёрюни арсарсиз ёлтиргендиле. Изы бла уа къарын жаргъандыла. Анда⁶ уа Кызыл Боккачыкъ, аммачыкъ да сау-саламат чыкъытандыла.

Шарль Перро.

С у у б л а О т

(Хомакъ)

Бир көн жолда кетип бара, Суу бла От бирге жолукъдула.

- Салам алейкум! - деди Суу.

- Алейкум салам! - деди От.

- Къайрыса? - деп сорду Суу Отха.

- Анда бир суулу жер барды да, аны къурутургъа барама, - деди От. - Сен а?

- Мен а, анда бир күе турады да, аны ёчюлтирге, - деди Суу.

- Экибизден къайсыбыз хайырлы иш эте болурбуз? - деп сорду От Суугъя.

- Мен, - деди Суу.

- Угъай, мен! - деп къычырды От.

- Ёчешейик! - деп андан да бек къычырды Суу.

- Ёчешейик! - аныча къаты къычырды От.

- Мен болмасам, - деди Суу, - жерде бир зат да битмес эди нартых, будай, ашлыкъ, башка тирилик да. Ала къурусала уа, адамла не ашар эдиле?

- Махтания! - деди От. - Картоф, харбыз, хууан, быкы эм башхаланы ашап турур эдиле.

- Мен болмасам, ала да битерик тоййолдуле, - деди Суу. Суусуз къуруп къаллыкъыда.

- Махтания! - деди биягъы От. - Терекледе алмала, кертмелө, эрикле, шанталла, хюзюмле кёпциле.

- Мен болушмай, ала да чыкъмазла.

- Бир да болмай къалса эт, сют, бишлакъ, жау ашап турургъа да боллукъду, - деди От.

- Мен болмасам; - деди Суу - кырдык къуур, кырдык болмаса уа, малла ачдан къырылъра. Дүнүя тутуругъу менне. Мен болмасам - дүния да жокт.

- Мени хайырим да сеникінден аз тоййолду, - деди От.

- Не хайырынг барды сени уа аллай бир! - деп сейирсінді Суу.

- Не хайырынг бардымы дейсе? Мен болмасам, кыш адамла сууқыдан къырылър эдиле, - деди От.

- Къоркъутма! - деди Суу. - Кин чыкъса сууукъ болмайды.

- Чыкъмаса уа? - деп сорду От.

- Къалын, жылы тону болса, адам отсуз да кечиналлыкъы, - деди Суу.

- Гыржинни уа къалай бишираллыкъы? - деп сорду От. - Ашыкъ къалай әталлыкъы?

- Аны күңен къайгъырма - дүниада биширмей ашаргъа жарагъян затла аз тоййолдуле.

Алай эте, сөзге сөз къоша, Суу бла От кёп сермеңдиле. От жанса Суу аны күңен къююла, От биченликтеге чапса, - Суу, изындан жетип, ёчюре, От чалманлагъа чапс, Суу аны алайда да

туңчукъудура...

Суу бла От, күчлерин кёргөзте, бир бириң сыйнай, бир бөлек күн күрөшдиле. Тыягъы бла жолгъа ташыген ташчылданы бир жанына төртө келген къарт алана этгенлерин кёрүп, сейирге къалды.

- Эй, Суу бла От! - деди ол. - Салам алейкум!

- Алейкум салам! - дедиле экиси да.

- Не күрөшесиз, не болгъанды?

- Ёчеше турабыз, - дедиле экиси да.

- Не затны күңендөн ёчесесиз, - деп сорду Къарт, акъ сакъалын силай.

- От сенден мен кючлюме, къарнұлума дейди, мен а, угъай, мен къарнұлума, адамъя да мени хайырим уллуду дейме. Ма ёчешенибиз да аны күңендө.

- Менне, - деди От.

- Угъай, менне, - деди Суу.

Сора экиси да жантыдан сермеңдиле. Къарт Сууну да, Отну да бириң ары, бириң бери атды.

- Тохтагъыз! - деди ол экисине да. - Мен сизни ишигизни айнрайм... Экигиз да биригиз биригиздөн не кочло, не хайырлы тоййолсөз. Дүнүягъа хайыр, хата этөргө экигизни къолуттуздан бир кибик келликли. Энди биогүндөн ары бир биригиз бла жаулукъын, күрөшни да къюнгъуз. Сиз къаллай бир кочло, къа-рызулу болсаттыз да, экигизге да хайырлы къуллукъ эттирғен адамды. Олду сизден кочло, къарнұлу да, ёкигизге болушалынъ да олду. Хата этөрге уа бир заманда да къоймаз. Ол ёсигизде болсун!

Ол сөзлени айттып, Къарт киши кесини жолу бла кетди. Суу бла От а, ол күңендөн башлап, даулашханы да къюп, зири бириңе болушуп, адамлагъа къуллукъ этип башладыла.

С. Цораев.

ОКБУРГЫА

Къынш

Ханс къаттарын, жер бузлатып,
Артха туракълай, көз кетди,
Аны изындан боранлатып,
Акъымынкъ мичимай жетди.

Тонла кийил, акъмынкын
Хар ким аллына бардыла,
"Ой, хош келдинг, келдинг эсе!"
Деп маллагъа аш салдыла.

"Келдинг эсе не этейим" деп
Жер да ақъ кебинин кийди,
Къобан суу да къабчыкъ ишлең,
Къышы мекямына кирди.

Таула да, шекер башлача,
Чиммакъ ағъарып туралла.
Кийикле да тау башындан
Езен ичлеге ағъалла.

Ашыкъмагъыз, ууакъ-ууакъ
Боранлай, суукъ къышкетер,
Жап-жашыл атына минип,
Ууакъ төртгүллей, жаз жетер.

Биджиданы А.

Н а з ы т е р е к ч и к

(Көлдөн билирге)

Ағъач талада ёсдюнг,
Кым-кёк назы терекчик.
Сууукъгъа, желге төздөнг,
Ариу назик терекчик!

Сенде - кынну жылнуу,
Айны да сабырлыгъы.
Тазалыгъы жаууннуу,
Къарны да салкынлыгъы.

Аппа сени тауладан
Алып келгенди бизге.
Шош къарайса туурадан
Харыкъ колгенибизге.

Тюбегенбиз къууаны,

Бу Жангы жылбызгъа,
Сагъайып, тингилладынг
Жырлагъан жырбызгъа.

Юсюнгү омакъ жасай,
Такадыкъ кёл тюрлю сурат:
Майна жулдуз, майна ай,
Майна тюлкү, майна ат...

Сени тёгерегинде
Тепседик, зауукъ этдик,
Мени къоз төрөгимден
Аз алаша терекчик!

М. Мокаев.

Къоян балачыкъ

Мени тамата къарындашым Даниял тракторчу болуп ишлеучу эди.
Кыңгырай сыйын ол колхоз къошлагъа жем ташып эди. Эртденликде эрт-
де күтил, кеч келеди. Солуу күнледе мен да къарындашым бла
къошлагъа барып къайнта турдум.

Бир жол къойчулагъа жемни эртдерек окъуна жетдирип, чана -
гъа бичен жүклөргө гебен жанина барып тохтадыкъ. Биз анда
азыкъ къапчыгъыбызны башын тешгенлей, бир къоян балачыкъ окъ-
ча атылып келип, гебен тюбине кирди. Элгенип къараасакъ, узун
къуйругъун булгъай, къызыл толкю бизден узакъ болмай, сиртлау-
чукъдан ауул сызгъа ичине ташайды.

- Ол толкю эди да? - деди Даниял сөксирип туруп. Биз энді
гебен тюбине къысылгъан къоян балачыкъны излей баштадыкъ. Ол а
тюз гебенни ал жанинда, балас тюбине къысылып тура эди.

- Хылачы токлооден къоркъуп, жарлычыкъ, къайры кирирге да
бильмей, бизни таба къащанды. Ма, тутуп тур. Юйге элтип, Расул-
гъа беририбиз. Къолгъа күренирик эсе, бир көрөйик, - деди, къоян
балачыкъны манга узата.

"Къоян балачыкъга аманлысчы толкю чашханда, адемланы жан-
ларына къысылып, жанин сакълагъанын көрдүнгөм", - деп көлжеме
келди мени.

Бёркюмө тешип, балачыкъын ари салдым. Бир ненча такъынса-

дан, къоянчыкъ къулакъчыларын жумуп, бёрк ичинден чартап чыгып, "сая бол" дегенча артына бир къараап, котурла ичне ташайды.

Къарындалым: — Ай таланнга, сакъ нек болмадынг, — деди ышарып.

— Итхынып кетди ...

Ю. Жулабов.

А на ти ли

(Кёлден билирге)

Сенде жылдыу ана ёшюнүү,
Жерими кырдых ийиси сенде,
Тазалыгъы анала сютюнүү,
Кёгет шатыкылгъын сёзлерингде.

Иннам этген гыржинни татнуу,
Огъурлуулугъу ана кёзлени,
Туутълан отжалъабызын жылнуу,
Жарыкълыгъын жаңгырттады.

Къэр изюлгенлерини даууру,
Жугъутур секириую таулада,
Батырла хынн кылч урууу,
Къулла кычырыгъын булутлада.

Октябрни көнг жарыгъын күгөн,
Ленинни сёзю жап-жарыкъ этген,
Ой, ана тилим, ёмтор туманда
Ажашмай келген, жоюлмай жетген!

Кыннын кин тыяннган таягъыбыз,
Къуандын кин къуантхан сырыйнабыз, —
Ой, ана тили, сабийлик тили,
Ой, ана тили, кертилик тили!

Къ. Кулмев.

О къ у ю къ

Билимден ажы зат жокъду,
Билгенин жореги токъду,
Билим — душманлагъа окуду,
Андан къачхан — жокъдан жокъду.

Билим тауланы тешеди,
Жарыкъ жашауну эшеди,
Билимни сейир кючүндөн
Къышкыда алма бишеди.

Билим, ат болуп, чабады,
Къуш болуп, къанат къагъады,
Чабакъча, тенгиз тюбүнде
Батхан кемени табады.

Билим бизге жолну керир,
Билим бизге насып берир,
Ленинни окууу бла
Соктур кёз дуняяны кёрүр.

Осунтим хар къардашха:
Заманин жиберме бошха.
Билим — дуняяны жарыгъы,
Керекди ол къартха, жашха.

К. Мечиев.

Н а м ы с, А къыл эм Б ай лыкъ

Бир жол Намыс, Акъыл эм Байлыкъ бир бирлери бла даулашадыла.
— Барыгъыздан да мен кючлөм, — деди маҳтанады Байлыкъ.
— Насып болмагъанлай, байлыкъ жукъын тиймейди, — деди Насып.
— Акъыл болмаса, — не Байлыкъ, не Насып болушмазла, — деди Акъыл.

Ала кёп даулашадыла, бир акъылгъа келишмедиile эм тиз блогъанин ишде синаргъа нразы болдула. Узакъ колгъа чыкъдыла. Узакъ бармай, кескин гитче сабаниша нартах чача тургъан бир жарын

кёрдюле. Акыл, Намыс эм Байлыкъ ол адамны къатында тохтадыла.

- Жарлыны бахчасы сары алтындан толсоун! - деп тилейме - деди Байлыкъ. Ол аны айттып болагынчы окъуна, жарлыны сабаны биктеулей алтын көзмезден толду.

Болса да, Акыл кесини күчкөн танытыр ючин, жарлыны акылын сыйырды.

Жарлы байгъа тарыгъа барды:

- Манга палах болгъанды! Мени сабанында нартохню орунунда ташла биттегендиле!

- Ол не сейирди? - деп бай барып къарады. Алтынны кёргөндө, жарлыгъа: - Альшайлыкъ, - деди.

- Сен мени бек ити битген бахчамы ал, мен а, болсун алай окъуна, сени ташла битген бахчанғы алайм.

Жарлы кесини бахчасын байны бахчасына алышханина бек къуанды. Бай алтынны жиқтеп, арбазына элтди, жарлы уа муркку этгөндей турду. Ол заманда Насып кесини къарынуң кёргюзтөр ючин, жарлыгъа къарап:

- Насыпты бол, - деди.

Ол сагъатдан, къайдан болгъаны да белгили болмай, жарлыны къатына аскер къаум келди.

- Биз кесибизге тамата кёлден бери изалейбиз, - дедиле аскерчилие. - Бизни башчыбыз болурунгуга тилейбиз сенден.

Жарлы кесини телилигингинде аны хыйсан этальмады да, не айтырғъа билмегендиле, ыразылыгъын башы бла кёргюздю. Атты аскерчилие жарлыгъа комюш күбе бердиле, къаратор атха миндирдиле, бағылалы саутта тақыда, кеслерини биргелерине алдыла. Жарлыны таныргъа окъуна къыйын эди.

Къаум нартох сабанын алтыннага алынындыргъан байны элинде кече къалыргъа тохтады. Ол байны уа бек ариу къызы болгъанды.

- Байны къызын таматагъа алайыкъ! - деп аскерчилие алай оному этдиле эм байгъя келечиле ийдиле. Бай ыразы болду.

Той, оюн этерге, киеулюкке къааррагъа халкыны жыйдыла. Киеу а, тапсыз зат айтырма деп къоркъуп, аузун ачып да сёлешмеди. Эки күннөн ичинде бир сөз айтмады. Къызын ахлулары ёшкелеп тебиредиле.

- Ол тынгылан нек турады? Не да алай ёхтемиди? Огъесе, бизни хылуктая эттергеми кирешеди? - дейді.

Юңынчю күн бай кеси окъуна бек ачнуланды. Байлыкъ бла Насып

ишни талсыз болгъанын кёроп, Акылдан тилен башлайдыла:

- Жарлыны акылын къайтар!

Акылны жарлыгъа жаны ауруду, акылын къайтарды, жарлы тап сёлешши тебиреди:

- Мен гитче заманда бизни алге душманла чалхан эдиле. Битеу элни адамлары - эр кишиле, тиширнуда да элни къорууларгъа чыкъынан эдиле. Алай эр киши кийим кийген бир кызы барысындан да бек батыр сермешгенди. Ма мен да, ол къызын, эр кишиле бла тентг этип, батыргъа санарагъа боллукумуду? - деп, эки күннөн аны сагъышын этип турғанма.

- Биз а, сен бизни хылуктая эттесе деп къоркъуп тура эдик, - деди къуаннган бай.

Уллу той атдиле, жарлы ахын жашап къалди. Адамны акылы болмаса, анга не байлыкъ, не насып болушмазла.

А. Холаев.

Бара, бара, жон тапдым

(Кёлдөн биылгре)

Бара, бара, жон тапдым,
Жон ичиде тарақъ тапдым,
Тарақъны аммагъа бердим,
Амма манга башпу берди.

Башпуны итге бердим,
Ит манга күчкөп берди,
Күчкөнжү къойчугъа бердим,
Къойчу манга къозу берди.

Къозуну къонаңыгъа сойдум,
Къонаңъ манга къамичи берди,
Къамичини жерге урдум,
Жер манга жемиш берди.

Жемишни уммогъа бердим,
Уммо манга соктта берди.
Соттани тапкагъа салдым.

Ары жанындан - бир мұу,
Бери жанындан - бир мұу -
Хал=хуп дөлле да.
Ичдише да кетдише.

Фольклордан.

П е ли у а н Ж а н бол а т

Эшт, эшт, эшик къагылад!
Келген кимди - Жанболат!
Жол беригиз сиз анга,
Биржылсың кельмәннега.
Келеди ол, аудура,
Юйге къуут жаудура.
Ойнатады кёзлени,
Излейди ариу сёзлени.
Сиз кёргөз барыун,
Сурамагызың ктарыун.
Жанболат кёз жетдирсе,
Жанболат къол кётюре,
Зынгирдайла адырла,
Жан къоркүүну бардыра.
Акъ къагытла учалла,
Китапла бет ачалла,
Чыракъла кючонелле,
Жаналла, ёчолелле.
Титирайдиле голле,
Тешинедиле чойле.
Юй барады тәгерек.
Жанболатха не керек?
Ол жыкыгынчи хар затны,
Тыйыгызың Жанболатны!
Тыйымаса - тайюгөз!
Тойсегиз да - скойогөз!

Т. Зумакулова.

К ы з ы л б а й р а к ъ л ы
а с к е р

Хар жыл сайын 23-чу февралда совет халқъ, битеу да дүнияда бизни шүөхларбыз Совет Аскер ола Аскер=Тенгиз флотту кинжан сыйлы байрамныча белгилейдиле.

Ол да сейир тийяды. Нек дегендеге, бизни көп төрлю душман-лардан къоруулагъян, близге къажау сауут алыш чапханланы ууатып къистагъян сыйген Совет Аскерибизди. Ол бизни мамыр жашаубузну ышангылы, сакъ къалаууруду.

Деменгили къыралыбызны халкъалары да, Аскерибиз, Флотубуз күчүлө болур ичин, аларнан хар керекли сауут бла жалчытып туралыла. Ол сауутта тынгылы күренип, аны бийик хазырлыкъда тутхан а - билимли, саулукъылу жашла - Ата жүртларыны чынтын патриотларыдила.

Танк аскерле, артиллерия, тауушдан да терк учхан самолётла, уллу-гитче да кемеле, суу түбөндө мингле бла километрлени барадалыкъ атом къайыкъла; жерни къалайында да жеталлыкъ ракетле ... бирин айт да, бирин къой - бизни мамырлы жашаубузну сакъ къалауурларыдила. Аларын хайырларындан душманла близге уруш бла чабаргъя къоркүү турадыла. Ол себептен, дүнияды бизни Аскерибизге, Саууттаннынган кючлеребизге Мамырлыкъны къурч къаласы деп биш айтмайдыла.

Биғиннегү солдатла бла офицерле, жанты аскер ишге күрене, жигит уланларыбызны Уллу Ата жүрт урушда көргөзтөн батырлыктарын да унутмаидыла.

Ол эм къийын къанлы уруш эди. Алай совет халкъла андан да хорлауул болуп чыкыгъян эдиле.

"Нюр" жу наадан.

С о в е т А с к е р
(Юзюгүн көлден билирге)

Көп урушда синалгъян
Белгилиди аны атн,
Синмазча бек къатыннанган,
Къурчданда хар бир заты.

Мокъду битеу дүнияды да

Мен дөп баз боллукъ анга,
Ол излейди хар къайда да
Эркинлик урунгынлагъа.

Совет халкъын сөред ани.
Кёреди бек бағылды,
Халкъ бла биргед къани, саны
Кеси уа бай техникалы.

Ол кеси да къуралгъанды
Бек къыйын заманлада,
Жауну бойнун бургъанды
Ачы от боранлада.

Ол урушну да соймейди
Урушка уа хазырды,
Тиймегенинге да тиймейди,
Тийгенин сау иймейди.

Ол жиозеди тенгизледе,
Жирийду кенг тиазледе,
Къоркъымай учасад кёкде да,
Элгемей нё бийикде да.

Ма партияды юрретген
Ани ол халлы къаты,
Душманланы титиретген
Совет Аскерди аты!

А. Будаев.

Би зи ни Али м

Совет Союзну жигити Алим Байсултанов 1919 жылда Чегем ра-
йонда Яникой элде туугъанды. Ол эл школну баштайды. Комсомол -
гъа член болады. 1941 жылда Улду Ата жүрт уруш баштанинганда.
Алим кеси нразылыгъын бла авиациягъа лётчик болук кетеди.

1941 - 1942-чи жылларда, урушну кызыну күнлеринде, Алим
тохтамай самолёт бла хауада душман бла уруш этеди. Ол кесини
самолёту бла къаты урушлада элли кере сермешгенди. Душман ас-

керлеге кён къоранчла тишоргенди. Алим кеси энчи эм иёгерлери
бла биргедушманин он жыл самолёттун ағынзатында, күйдүргенди.

1943-чи жылны жайында, Къабарты-Малкъарны кери фашистледен
эркин болгъандан соры, Алим Байсултанов бир кесек заманнага
туугъан республикасына келгенди. Республиканы къурулупшарына,
колхозларына, битеу мюлкүнне фашисттөле тишорген зараплана кёр-
генде, ол былай жазғын зди:

Мен кесим окъуп турғын школну бузаулғынны кёргенме. Ани
фашистте этгенди. Нәльчік шахарын орамларында бузаулғын ий-
лени кёргенме. Алани фашистте бузауландыла. Мамырлы совет адам-
лары - квартлары, тиширүләнү, сабыйлени фашистте ёлтүргенле -
рин эшитгенме. Мен кёрген затларым бир заманда да унуттам.

Туугъан Кавказыча аты сыйфыто болгъан, бағылды Ленинград
жүчин, къаты сермешледе Байсултанов батырлыктын, Туугъан хүрт-
ха соймекликин кёргөзтегенди. Ол душманнан батерей эм шулёмёт
точкаларын жоқъ этгендиди.

Ленинграднын къатында уруш этген аскерчиле Алимғе: "Бизни
бағылды урушчу устазыңыз", - дөп ағағындыла.

Алим Байсултановнын көндөн хәпарла ани туугъан жүртүна жа-
йылгъандыла. Къабарты-Малкъарны кён жашы аныча жигит лётчик
болургъа сыйгенди.

Бусагъатда Алимни туугъан элиндеги совхоягъа ани эти атал-
гъанды. Ол окъутғын школну къатында уа ёриу тәмдән ишләннген
сураты салынганды.

Халкъ ани этген батырлыкъларын унуттаз.

А. Холаев.

Нарт сөз. Жигит эл жүчин түуар, эл жүчин ёлор.

Т ю е б л а Т ю л к ю

(Йомакъ)

Сабийле, әртүрдээртде,
сиз туугъуичу бир жерде,
тюл чакъын бир көзиуде,
кюн чапкай бир бээндэ,
бир Тюе оттай болгъанды.
Ол да, айсынл түмашлай,
тиңч-тиңч оттай турғыналай,

Къалайла чаңды эссе да, -
жууукъыданмыды, кенгденми -
бир Тюлкю чабып келгенди,
бир жайракъ минип атха да
къалауурча хар затха да,
ол, келгendi да, айтханды:

- Тюе, нексе былайда,
нек этесе былайла?
Бу мени жеримди, кет,
кёзүмө кёрүнме, - деп.
- Жер сени жеринг эссе,
Тюлкючюк, керилмей, сен
бар, шагъял тап, - деди Тюе.
- Бу=сагъят=дан! - деп Тюлкю.

Айланы кетди да,
ол аманлыкъы Тюлкю,
шыхыртдан къоркъа=юрке,
ағъачха жетгенди да,
а ч болуп тургъан бир кёк
Бёркю тапханды.
Серленип айтханды:

- Бёрю неди бу туруу,
жокъча аңдан къуттуулуу?
Алада бир кёк Тюе,
Тюе тайыл - эт тёбе,
ёзенде оттай тургъан.
Хайда, къарны къуттуртхан,
хайда, тур, эринме да:
"Тюлкюю жериди, - деп
айт, - итден да терссө", - деп
шагъатынъ этерсө да,
экибиз да Тюени, -
этли, жаулу тёбени,
тутайынъ да, ашайынъ.

- Ай, уянга ажтылыкъ! -
деп къууанинганды Бёрю.
Сора ала, ашыгъып,
чабышхандыла бери - .

Тюе отлагъан жерге,
Тюлкю дау этген жерге.

Тюлкюю жери да болмай
тургъанлай, айтханды ол да:
- Тюлкюю жериди, - деп, -
шагъаты Бёркю, - деп, -
нек оттайса былайдай?
Нек этесе былайла? -
Кёзлерине къан чабып,
тишлери да от чагъып,
Тюеге жетгендиле,
тиерге жетгендиле.

- Тюлкюю жери эссе,
шагъаты Бёрю эссең,
сиз айтхан болсоун, ахын.
Хар кырдыкны ашап
жарамаз, - деди Тюе, -
Аузумда кырдыкланы
къалдырмагъанлай, алыш
кетсөнг а, - дейди ол.
Бёркюден тилейди ол.

Шо Бёрю, шекли болма,
кетерейим дегенлей,
Тюе, бир сермегенлей,
уллу тишлери ола
бойнундан къысып, аны
чыгъарып къойду жанын.

- Къарагъыз бу Бёркеге:
къуттургъанды ёлкорге,
жалгъан шагъатлыкъ этип,
жокъ кёре эдим бети, -
деп, Тюлкю къачып кетди.

Сабийле, аңдан бери
Тилемайд Тюеге Бёрю
(да ёлген Бёрю тийип

сиз жёгемнисиз, ийи?),
ол Толкю да тюберге
къоркъарыкъын Тюеге.
Слаймей бир бирни ала,
ма жашайдыла алай.

А. Бегиев.

Э л б е р л е

Атасы - булут,	Чабады таудан,	Акъ ийнетим мый=мый
Анасы - тылпчу.	Барады тюзде.	этэ,
Ол жокътай тургъан	Аксыз жашау жокъ	Сиртдан сиртха ауа-
Сабан болмаз къуу.	Дуняяда бизге.	ди.
Ол неди?	Ол неди?	Аны бирде тейри
(Хаун).	(Суу).	къылч
Шорхулдатып саудади.		
Ол неди? (Булут).		

Махит Гулиев жараңдыргъанды.

Тёшпемде тёрт къанатым,	Кътирип сәлеселе ,
Тёгерекге бурама,	Сюелгенлей турама.
Ауур жикню кётюрүп,	Керек болса - бойнуму
Кёкде тохтап турама.	Ары=бери бурама.
Бирде-уа, учуп барып,	Кызыха темир жол - жолум,
Таудан, тюзден ётеме.	Бирден сора жокъ къолум.
Бирде жик алтсем сизге,	Ауур жикню алама,
Бирде алып кетеме.	Керек жерге салама.
Ол неди?	Ол неди?
(Вертолёт).	(Башня кран).
Махти Гаев жараңдыргъанды.	

К ь н ш

(Кёлден билирге)

Ма кюн чууакъын.
Тюв кёмкёкди кёктюз кём=кёкди кёк
Къэр да чиммакъын,
Жылтырайды бек.

Жылтырайды ол
Кёзлени къамата,
Болгъанды энди
Жerde тамата.

Тау агъаргъанды.
Чыкырдаиды нарат.
Суу бузлагъанды -
Тунакы саркъанды.

Жашчыкъ чыкыгъанды
Бузда учаргъа,
Къалгъанлагъа да
Молну ачаргъа.

Учады жигит
Энишге бузну,
Къоянды бузда
Чертилген изни.

Жашчыкъла бары
Кирдиле бузгъа,
Тизилдиле ала
Салыннган изгъа.

Бигтер учадыла
Чёрчек жашчыкъла:
Къызыл бетлиме,
Жалан башчыкъла.

Жылды алажъа
Тоз ма майдача,
Ойнайдыла ала
Жашыл хайдача.

Игиди былай
Кесин къятдыргъан
Эм табигъатха
Уста бакъдыргъан.

А.Х. Будаев.

САЕМІЛЕНГЕ ХАПАРЛАРГЫ

Н а м с

(Малкъар халкъ жомакъ)

Эртде, эртде тау аллени биринде кесини къатыны, жашлары, къызылари, келинлери бла бир къарт киши жашагъанды.

Бир эртденлике ол, эртде къобуп, арбазгъа чыкъгъанды. Кече терен къар жаууп турғынан көреди. Арбаздан чыгъни, къабакъ эшик таба баргъан къарда изланы - эследи.

- Былай эртде бизни арбаздан ким чыкъгъанды? - деп къайгъы этди эм из баргъанлай барып турду.

Ол кёп барды. Ыз аны бир талагъа чыгъарды. Ол талада юлекъу терек тюбинде иззни тас этеди.

Ийилик тереккин тюбикне къарай: "Сен кимсө?" - деп сорду. - Жу-
ап эт! Сен мени арбазымдан чыкъгъанса да?

Юлекъу чыршыны тюбикден: "Мен сени насыбынгма", - деп жууаллади. - Мен сенден кетерге умут этеме. Алай сен, мени изымдан келип жетген эсеп, не затны: малмын, отъесе жерними не да ахшы кийимленими къояйм санга? - деди.

- Мен юйге барып, ахлуларым бла бир сёлешип келейим.

Насып анга нразы болду. Къарт юйге ашигъып жетди, болуннган палахны юсандын айтды эм кесини ахлулары бла кенгешип тебиреди.

Кёп кенгешдиле, алай бир акылгъа келишшамадыла. Къатыны - малмын, жашлары - жерни, къызлары уа - ахшы кийимлени тилерге керекди, - дедиyle.

Ахырнда кичи келининге сордула. Ол айтды:

- Амал бар эсе, намысны тилемиз, - деди.

- Сен тоз айтаса, къынчыгъым! - деди къарт.

- Ол тоз айтады, - деди битеу юйор. Къарт изына - талагъа барды, юлекъу тереккин къатына жуулушлашты эм тиледи:

- Насып, кесинг сойгенин затлени барысын да ал, бизни юйге на-
мысны къой, - деди.

- Сен мени ажыларым да, къолларым да бир бугъоутъа салдынг,
- деп жууаллады Насып. Намыс болгъан жерде болтама мон дя. Мен
энди сизден кеталткын тыйюлме.

Насып къартны ийчине къайытды. Аидан бери къартны юйорю тинч
эм бай жашел турады.

Ёгюз бла Эшек

(Малкъар халкъ жомакъ)

Эртде=эртде бек эртде бир саудигерчи киши жашагъанды. Ол саудигерчиге байлыкъ, билим, насып да тергеусюз берилген эди.

Аны алтыны, инжи- маржан хазнасы белгисиз кёп болгъанды. Кеои уа хаймуанланы, къанатлыланы тиллерин да билгенді, алай алана билгенин къатынына билдиригенді, билдирирге да жарамагъанды.

Ол саудигерчи бир ёгюз бла бир эшекни хар заманда арбазында тутханды. Эшегине минип, бир жерде байлыгъына къарагъанды, бир-бирде уа къаукъялакъ этгенді. Ёгюз бла уа хар заманда сабан сиргенді, суу ташыгъанды, отун келтиргенді, не аз да Ёгюзге солуу бермегенді.

Күнлени биринде Ёгюз Эшек тургъан оруннга баргъанды. Оруннун төрт жанына къарагъанды. Куудушунда кёл-кёк бичени, торбасында сууурулгъан арпасы, бир жерде чөлөк бла суу салынып, оруннун тибю да жылтирац турғынан кёрдю. Эшекни кесин а несин айтаса, асыры семизден, түгю къатапача жылтирайды.

Ёгюз Эшекни алай жатханын кёргендинде ахсынади: - Эй, насыпны Эшек, зауукъылукъ сөндеди, сойгенингча ашайса, сойгенингча жашайса, тинч, ракат солуйса. Иебяз сени къыннамайды, күнде бир саягъатны минеди да къайытады, сойгенин ашынгы аллынга тёгеди. Сен къалай насыптыса, семирип, жылтирац турса. Мени уа кёресе, бир күннүн солуум болмай, эрттенден интирге деричи сабанинга, тирменнеге, суугъя, отуннга да жүрүйме, - деди.

Ол заманда Эшек Ёгюзге ма байлай айтды:

- Сен солургъа сие эсеп, суу берселе ичме, аш салоала ашама, тап ач болсанг да, эки-юч күннүн жукъ ашамай кесинги нрахын ки-
бик этип тур. Бойнса салын ишге тебиреселе, жатып ичкя да тох-
та. Алай этсеп, бир бёлек күннүн солурса, - деди.

Ёгюз бла Эшекни хайтуан, къанатлы тил билген иелери алана ол
ушакъыларын жашыртын тыңгылап эштеди. Болса да жукъ айтмай ките-
ди.

Кон батды, кеч бола тебиреди. Саудигерчини жалчыны Ёгюзни оруннага жыдьы, ашаргъа бичен, ичрге суу салып кетди.

Эрттенлике туруп, Ёгюзни жегерге деп барса, бичен да ашамай,
суу да ичмей; мұдах болуп турғанин кёрдю. Жиге къайытип, Ёгюзни

солумун иесине айтады.

Саудюгерчи ишарады. - Ёгюз ырахын эсе, аны орунуна Эшекни жек да бар, - деди.

Халчы Эшекни жегип ишге кетди. Гёбел Эшек күннү узуунуна ишлеп, ингирде арып келди.

Энди Ёгюз Эшекге барды. - Ой, мени скойген жууугъум, табу болсун, сени кичингиден "ох" деп бир солудум. Мени майозлериик таусулгъунчу сени бу ахшылыгъынги унуттам, - деди.

Эшек кеси кесине палах түтүрдүгъанина бек бүшмән болду. Гаммоланды, Ёгюзге жууап къайтармады.

Экинчи көн да Эшекни ишге сюрөп, жараулу ишлетип къайтарды. Эшек сыйыт болуп, бойнун да хамутта сыйыртып келди.

Бингъы Ёгюз Эшекни аллына барып маҳтанды, ахын тилекле тилемди.

Энди Эшек Ёгюзге тиши къысады. Эттөн ишине уллу сокъуранды. Изын bla Ёгюзге ма былай айтди:

- Ай, Ёгюз жууугъум, сен билемисе. Мен буюк небизден санга бир аман хапар эшитгенме. Сени ючон мүн бек бушу этип клеме, - деди.

Ёгюз сагъайды. - Не зат эшитгенсе, айт, маржа, эшитейим!

- Эшитгеним олду: Ёгюз ауруудан болса, арттан bla кесиучу-
гэ бер да кесме кбий, териси бир жукъя жаар, деп небиз жал-
чысына алай айтханын эшитгенме. Мен бу сёзүн санга жазыкъынын
алтама, эттер мадарынги уа кесинг билирсе.

Ёгюз бек къоркъуду. Титиреc силкинди. - Сау бол, айтханынги
иги этдинг. Неди амал! Эртден bla иште барырма, - деп кетди.
Эшек а ишден къалгъанына бек къууанды.

Не айтыры барды, къоркъын кенин да этеди. Ёгюз да ол сёзүн
эшитгендөй, къууулуп келип, куудушда биченин ашады, гуллада
сууну да жүгъүн къоймай ичди.

Саудюгерчи Эшек bla Ёгюзю ол таша ушакъларын да жашыртын
тыңгылап эшитген эди, алай жукъ да айтмай, сейирни кёрөрбүз деп
къойгъанды.

Экинчи көн эрттенликтө къатыны bla арабазгъа чыгъып, экинси да
оңтүрдүле, ол кезигүде жалчылары барып, Ёгюзю тышнина хиберди.
Ёгюз саудюгерчини кёргенинде, ёмжарде аурумагъанча тири-тири ат-
лаңды. Тюзюнлей барып, арбаша жанина сюелип тохтады.

Ёгюзю алай эттенин кёргенде, саудюгерчи къолларын бир бири-
не урду. Ха=ха=ха, деп артына ауду.

- Не кёрдүнг, не затха көлес? - деп къатыны къайтарып=къай-
тарып сорду.

- Къулагъым bla. эшитип, кёзүм bla кёрген затха көлеме.

- Да, ол тамашаны бизге да айт, биз да көлөйк, - деп къаты-
ны тилемди.

- Угъай, аны айтнргъа жаарыкъ түйюлдю.

- Не ичин жарамайды?

- Айтсам, ёллюккеме да аны ичин жарамайды.

Саудюгерчи хайнуан, къанатты тилемени билгенин, аны кесинден
башка бир жан да билмей эди. Ол таша билимин башхагъа айтса,
аны ёлмай амалы жокъ эди, ол затдан а къатыны да хашары жокъ
эди. Ол себепден, эрини анга алай тамаша жууабы къатыны майы-
сына ётди. Масхара эттенинге санацы.

- Да сора сен манга көлесе, мен ол ишни ачмай къоймам, - деп,
эрине къадалды. Арагарына ёчолмезлик къаугъылы түрушха тиши.

Саудюгерчи къатынын бек сюе эди. Эки жанындан да жууукъ эди-
ле. Къатын анга сабийле да ёсдюргенди. Саудюгерчи алары барып
да акылгъа алды. Таша ишин айтмай, къатынын мудах этгенин эсе,
айтып ёлорге таукел болду. Сора ма бу сүмгъа келди: эм алгъа
сабийлериме осунт этейим. Къагъытха тиширтейим, сора изы bla уа
таша затымы айтнрма да ёлорме деди.

Экинчи көн сабийлери, шагъатлары, молла, кесини жууукълары,
къатынын жууукълары да къалмай жыйилдила. Саудюгерчи алларында
сюелди, изы bla:

- Жамаат, мени башхагъа зараным жетмеген бир жашырын ишим
барды, мен аны кимге да болсун, башха адамгъа билдирсем, ол са-
гъатдан ёлмай мадарым жокъду. Энди уа мени къатыны, ёллюк
эсепт да ол жашарын ишинги айт деп тохтагъанды да, мен да сизни
аллыгъызыда осунтты этип, къатынга да жашырнын айттып, ёлейим
деп жыйгъанма, - деди.

Жылгъан халкъ тамаша болду. Къатындан тилемдиле: - Кбий, гла-
лах ючин, аллай қерексиз затда bla кюрешим. Көпинги тул этии,
сабийлеринги ёксуз этии, жууукъын, тентни да мудах этип кюрешиме,
- дедиле.

Къатын къайдан унасаны, эшитирге да скоймеди. - Ма былайды ёлун
къаллыкъ эсе да, айтдырмай къоярыкъ түйюлме, - деди.

Жыйылған халкъ жерге къарады, мудах болду. Ымюрледе быллай иш болмагъанды, бу не сейирді дедиле.

Энди саудюгерчиге ёзге мадар къалмады. Турду да ий хайыулары болгъан арбазгъа кирди. Къуядан суу чыгъарды. Абдез алды. Изы бла халкъга къайтып, жашырын ишин да айттып, ёлорге сагышыда, скюелип тохтады.

Ол арбазда уа саудюгерчини бир ити, бир хоразы, хоразны да элли тауулъу бар эди.

Ит ол сагъатдан хоразгъа барды. - Эй, кызылсақыл жууугъум, мен бир зат билеме, сен аны билемисе?

- Угъай. Не затди?

- Ант эттир, мен жукъ биле эсем, бизни иебиз дынгырдайды.

- Эшкай не болгъанды? Ауругъан хапары жокъ эди да.

- Да не болуп а, къатыны бла сөз болушхандыла да, энди уа ёллюр мадарын эте айланады.

- Эй, жууугъум, къалаач къурукъ, сен билемисе? Бизни иебизни башында жумуртхани танкысы чакътып бир акъылы жокъду.

Юйдегиси бла ол биригин жашаргъа кеңекди. Алайсыз ала жаша-яллыкъ тойюлдүле. Кесинг кёресе, мени оноуума элли тауукъ къарайтып. Мен алгъа ариу да айтама, урушкан да этеме. Аладан жангыз бири мени оноуудан чыктымайды. Ол а жангиз къатынана айтханын этдиralмай кесин менден акъыллы сунун туралди. Анга алай керекди, - деп къойду хораз.

ОКНУРГЫА А на м; м е н и къа й д а т а п х а н с а ?

- Ана, гитче заманында биз чычысыла болгъан эдик да?

- Хоу, - дедим.

- Сора, уучу саңаң атханда, биз адамла болуп къалгъанбыз да?

- Атайы, - деп сейирсендим.

- Сора сен мени къайды тапханса?

- Картоф бахчада...

- Мени къаллай кийимиз бар эди?

- Сеними?.. Акъ жайыркъышынг, кызыл чурукъчукъларынг, акъ жиулукъчукъунг...

- Къайдадыла да ала?

- Эски болуп къалгъандыла...

- Ы=ы, и=и!

- Жиляма, ала шёнди санга гитче боллукъ эдиле.

- Кёрюрге сюеме!

Излеген кибик этдим.

- Мени уа къайды тапханса? - деди жашыкъ да.

- Сени уа хобустада...

- Алай гитчечикми этдим?! Ма быллай гитче адамчикины этдим? - деп, жашыкъ бармакъчыгъын кёргюздю. - Мени кийимчиклерим а къаллайла эдиле?...

- Акъ кёлекчигинг, къара кёнчекчигинг, кёк чурукъчукъларынг..

- Ала къайдадыла?

- Эски болгъандыла, - дедим.

Жашыкъ да мудах болду. Сора бир кесекден сорду:

- Ританы уа къайды тапханса?

- Жолоучула, жолда бара, тас этген эдиле да, жолда тапханма. Сора, Рита да манга къошуулуп, экибиз да күлдүк.

- Алгъа кимни тапханса?

- Ританы, артда Мусаны, анда^н сора уа... сени...

...Сабийле, мени къююп, ушакыны кеслери бардырдыла. Мен а, аш адырланы жуу, алагъа тынгылайма.

- Эштемисе, Мусыка! Башха мамала, келип, бизни: "Эршичиледиле", - деп, алмай кеттегендиле. Бизни мама уа: "Ой, нечик ариу-чукъладыла, игичиседиле, была мениничиkle болсунла!" - деп, къойнана аллып кеттени.

- Ын, - деди Мусачыкъ, - бизни быллай игичикле болгъаныбызны мамабыз бир къарагъанлай билип къойгъанды...

- Мусыка, а, Мусыка, эштемисе? Биз маманы айтханын этмесек, ол бизни артха элтилми къоярыкъы?

- Угъай, мен энди хобутотаңа сыйынрыкъ тойюлме. Уллу болгъанма, - деди Мусачыкъ.

Рита бла мен күлдүк. Сора мен, Мусачыкъны башын сылай, сордум: - Сизни башха мама алоа сюемисиз?

- Угъа=ай!.. Сен алгъанса да=a! - дедиле экиси да.

- Ох=ох, къоркъмагъыз! Мен сизни кишиге да берлик тойюлме! Экиси да манга къысылдыла.

С. Ахматова.

8 = ч и М а р т - Т и ш и р у л а н и
х а л к ъ л а а р а л ы к ю н ю

Кыш да кетип, жашыл къанталлы жаз башы келгенди.
Къууанчы кезиу, къууатты кезиу.

Былай кюнлени биринде - 8=чи Мартда - биз Тиширулани халкъла аралы кюнин белгилейбиз. Ол бизни аммаларыбызны, аналары - бызны, эгечлерибызни да энчи байрамларыди.

Былай кюнде биз алагъа битюн да жарыкъ болабыз, байрамлары бла къызы алгъышлайбиз, саугъала да этебиз.

Казыучула эм иги назмуларын анагъа атайдыла, суратчыла бек ариу суратларында тиширунуну сыйфатын ишлейдиле, жырчыла да тиширунун ариулугъуну юсанден, халаллыгъыны, оғъурлугъуну юсанден жырлайдыла.

Ол да сейир тойодю. Бизни дуниягъа жаратхан, бешигибызни төбөрете, ариу жырла айтхан, жүрюрге, сёлеширге, жашаргъа да юрттеген кимди? Анабызды.

Алайды да, биз барыбыз да аналарыбызны, битеу да тиширулани байрамлары бла алгъышлайбиз. Устаз, 1, 1ч, сабанчи, жырчи, ишчи, назмучу болуп ишлеген тиширулагъа жаз башыны бу биринчи, сыйлы да байрамында жорек саламыбызны айтабыз.

"Нюр" журналдан.

8 = ч и М а р т

Богжон Сегизинчи Март
Календарда къызарады,
Байрам кюнүнү амманы -
Къуандырайым аны.

Саугъагъа не берейим?
Не бла эскерейим?
Чанамы берсем - алмаз,
Учуп ойнарыкъ болмаз.
Сора не жараңкъды?
Не берсем тап боллукунду?

Колкоз бизни аммагъа,
"Алчыса", - деп, саугъагъа

Алтын сағъат бергенди.
"Хайт деп ишле", - дегенди.

Тохтагъыз, талдым саутъа
Кесибизни аммагъа:
Школдан "беш" келтирсем,
Къууаныр аны берсем.

И. Маммеев.

Т а у л а н и ж а р и т х а н
ж у л д у з л а
(Кёлден билирге)

Быйыл да келди, жая нюрюн,
Нымы бетли Сегизинчи март.
Таулу къызычыкъ, зауукъду кюнинг,
Бир жырлайыкъ, къобузунгу тарт!

1 *Илдикан*
Бюгін бізде хар тиширунгъа
Бериледи көп-сыйлы саугъа..
Назмум да саугъамды алагъа -
Ариу къынзлагъа, аналагъа.

2 *Жан*
Нрахматлы анала, къызла,
Жорек алгъышым жетсін сизге!
Таулана жарытхан жүлдүзла.
Жан саласыз юйлерібизге.

Узайгъан бушуулу жылланы
Тишиде да көрмегиз! - дейим.
Сыйлы аналани, къызлани
Барына да насын тилейим.

3 *Досын*
Бу назмуну жаза къаламын,
Айтама, сөзин тиэип сөзге:
Барсын мени къызын саламын,
Жанларым, эгечлерим, сизге!

М. Мокаев.

А на мы н е ю ч и н с ю е м е

Сабий садда воспитательница сорады:

- Сабийле, сиз анағызыны не ючин сюесиз?

Солтаннын анасы устазды. Ол: "Мени анат сабийлени сюеди да ани ючин сюеме", - дерге умут этди. Алай тыңтылады. Нюржан шинтийден турду.

- Мен ачысам, жүрөгим күйіналса, анат мени жапсарады, ариу айтады.

- Мен да ани ючин! - деп күнчырды Алим.

- Мен да-а-а... - деди Фатимат.

Сабийле аналарын бары да ани ючин сюе көре әдим.

А.Ж. Будаев.

Э с л и к ы н з ч и к ъ

Тур, если кызычыкъ,
Нур көзлю кызычыкъ.

Бердим да жон,
Къадалың күрөш:
Гинжиғе жайрыкъ,
Каулукъчукъ да эш.

Кесинги да жокъ
Къол къапчыкъларынг.
Болурла сууукъ
Коқачыкъларынг.

Ай, иги кызычыкъ!
Ай, жигер кызычыкъ!

М. Ёлmezов.

Н а р т с ё з : Дунияны тутуругъу - ишилген къолла.

А на гыржын этеди

Ана гыржын этеди.

Битеу кичибюз - ана.

Ол жашауку бетиди,

От да ани ючин жана.

Ма ана гыржын эте
Турған сыйын сагъатда,
Жерден мудахлыкъ кетип,
Танг да къууанчлы атди.

Бомба къалай чачылыр
Гыржын бишे тургъанда?!
Кир сөз къалай айтлыр
Гыржын алда тургъанда?!

Сабий ёксоз болурму
Сыйын гыржын саулукъда?
Алтын толмай къалырмы
Гыржын барда - зауукъда?

Ана гыржын этеди,
Битеу кичибюз - ана.
Ана жашау бетиди,
От да ани ючин жана.

А. Созаев.

Н а р т с ё з : Ана - юйнүү жилнүү.

Б е ш и к ж и р

Жукъла, балам, жукъла,
Бешигинги бауу боракъдан,
Кийгенинг алтын экъадан,
Бешитинги бауу бек болсун,
Сени жашау күпүндүк кёп болсоун!
Окъяны салырбыз базманига,
Жолугъурса аллах жазгъанига.
Тончкъ кийип олтургъун,
Беш айнгда бешик толтургъун.
Гитче балам чабып келсин эшикъден,
Сау къутулсун аягъы къынха бешикъден.
Сен аурумайын, ёлмегин,
Кыннылышыла көрмегин.
Ананга дарий кийдиргин,
Кесинги халкъыга сүйдергин.
Фольклордан.

- 50 -

Б е ш и к ж и р
(Кёлден билирге)

Эл аллы таулагъя
Ай тийгенди, балам.
Таула да жукълайдыла,
Жукъла энди, балам.

Уллу болуп, бизни
Сен күуандырыса.
Жукъла, көз жарыгъым,
Сен кипи болурса.

Жат, акъ къозучугъум,
Жарсыма, тынч жукъла,
Дайым кенг болоунла
Сенден къыйынлакъла.

Жукъла, татлы балам,
Мен къорунг болайым.
Ачыунгу кёрмей,
Къууана турайым !

К. Мечиев.

К им ч а п д ы ? К им т а п д ы ?

К им ж ы г ы л д ы ?

Юч къарындаш - Самат, Топай, Хасан чабыша кирдиле. Самат жыгылды да, сом тапды. Топай жыгылды да, топ тапды. Хасан жыгылды да, бурнун къанатды: сом да жокъ, топ да жокъ.

Самат да келди. Топай да келди. Хасанны жапсардыла. Сора да гъыда чабыштыла. Самат жыгылды да, алма тапды. Топай жыгылды да, топ тапды. Хасан жыгылды да, тобутгүн тешди. Алма да жокъ, тон да жокъ.

Самат да келди. Топайда келди. Хасанны жапсарадыла. Сора ала аппагъя келедиле. Самат аппагъя сом береди. Топай аппагъя тон береди. Хасан аппагъя жукъ да бералмайды. Жияй-жияй, былай кытады:

- Ой, аппа, ой аппа, Самат жыгылды да, сом тапды. Топай жы-

- 51 -

гылды да, топ тапды. Мен жыгылды да, бурнуму къанатдым. Сом да жокъ. Топ да жокъ. Аппа, ой аппа, жер манга жукъ да бермей нек къойду?

- Балачыгъым, къалайда чабышансыз?
- Бахчала башында.
- Бахчада уа не ишлегенсиз?
- Бахчани ташын аритханбыз.
- Ай, аперим, ахшы балала! Сора ташланы не этдигиз?
- Самат алгъан ташын әлтди да хунагъя салды. Топай алгъан ташын әлтди да бирси хунагъя салды. Мен а... сизип, сизип, жолгъя жетдире әдим.
- Самат бла Топай а нек сизмай әдиле, танаачыгъым?
- Къарысуздан, ой аппа!
- Сен а... сизаса, балаачыгъым!
- Мен а къарыулума! Ташланы, сизип, жолгъя жетдирсөм! Мен кючломе, темир тарақъ тишкиме.
- Сен кичлосе, танаачыгъым, сейир-къүжур ишилсе. Ташланы жолгъя сизгъанса да не болгъанды?
- Да не болгъанды, аппа?
- Жолну да бурну къанагъанды, тобугъу тешилгенди. Бирми?
- Бир...
- Къынчыкъ, суу алыш келе, аягъын ташха ургъанды. Эклими?
- Эки...
- Сиз да, чабып баргъанлай, ташлагъя абынгансиз. Ючмо?
- Юч...
- Мени арбачыгъым да алайда аугъанды. Кёргенми әдинг, кирдик жүккел келгенимлей... Төртмө?
- Төрт!
- Самат бла Топай а бир да угъай. Ма аны ючон жер Саматха сом бергенди. Топайгъя топ бергенди. Сен жыгылгъанда уа, жукъ да бермей къойгъанды. Энди жыгылсанг - бутунг синаргъя, көзүнг чыгъаргъя да боллукъду.
- Ой аппа, ой, аппа, ташланы жолгъя атмасам а?..
- Жашчыгъым, ташланы жолгъя тамасанг а, игиди. Жолда таш көртгенинглей, алып, бир жанына салсанг а, андан да игиди. Ол заманда сен жыгыллыкъ тийлесе. Къызычыкъ аягъын ташха урлукъ тийлодю. Жашчыкъ абындырыкъ тийлодю. Мени да арбам аумаз!..

А. Теппиеев.

Б ё р ю къ у л а къ

Барды бизде бир къонакъ –
Кёсежух, бёрикъулақъ,
Къарангыда кёзлери –
Кёк жилтинле кеслери.

Тырнакълары – ыргъакъла,
Кери түртсөнг – тырнакълар,
Къолларынты сидырып,
От күйдүрген сундурур.

Къарап турсанг сен анга,
Ушатмазса асланинга.
Тийодю ол ягуар.
Аллай ариу жаныuar!

Тону – хумушакъ, талгъыр,
Ит юрсе – жунчуп къалыр.
Хатасыз чыпчыкъланы
Юркютю – иши аны.

Алагъа жуулкълаша,
Марлап башласа таша,
Къапланынга ушайды ол,
Арбазын барса да жол.

К. Отаров.

Къурта

– Мен, сизни кибик жаш заманымда, – деп башлады Жандар-аша ханарын, – Чалманлада чалгъычыла биргелерине тутхан саулукъ ийнешары, – Кирдыкла баш къусханцила, биченчилике азыкъ әлтип, неңисеге бла алланы бузоуларына къарап, биченчилиге азыкъ әлтип, къолумдан келгемез чөлеклерин жүртүп, башха хумушларын этип, къолумдан келгенича, болушуп турға едим.

Жылни айтхылыкъ ариу кезиную эди. Кирдыкла баш къусханцила, дистендимде, биченчилике, көлчек къакытъанлай, созкөле, къаушала турғанда.

Түрк – түрк бояулагъа болмын чыкытъан токха ханелани көплюк-

лери, ариулукълары жер коскне айтхылыкъ къолан күйозле жайлып, жасалып турғанчадыла.

Бизни биченчи къошубуздан иги да арлакъда, гюлле артыкъ да кёп болгъан, кюнжом чатланы бириnde Азнаур-аша, бал батманлагъа къарап, батманчи-балчи болуп тура эди:

Азнаур огъурлу, чомарт аша эди. Манга, балаганчыгына чактырып, бал ашата, гопшанга салып, биченчилиге да бал таракъла жибере турғанды.

Күндюз кибик, бир ариу ай жарыкъ кече, биченчиле эт бишрип, улхуур ашай, таурух, жомакъ да айта, кечени иги да оздургъандан сора, тынчайр къайгъыгъа кире башладыла. Түз ма ол кезиучүкде Азнаурнуу къошу табадан хахай=тухай, къайгъын, къычырыкъ тауу чыкъды. Къауланы хахай=къычырыкъ къатыш атылгъан тауушу да къаяланы горюлдөттөдү. Къайгъыны эшитгенибизлей, къошдагъыла барыбыз да, къош аллынгаты душтурчукъыгъа ашыгъышы жетип: “Не къайгъы барды?!” – деп къычырдыкъ.

– А маржа, теркирек бери жетигиз!.. Айну батманланы халек этди! – деп къайгъылы жууаплады Азнаур.

Жашладан экеулен ары төбіредиле. Мен да алланы биргелерине атландым. Батманчыны къатына ёлкес солуу этип жетдик.

– Не болгъанды, тамата, неди бу къайгъыгъыз? – деп сордукъ.

– Кёресиз, жашла, не болгъанын! – деп, ауул=ауул турған батманланы бармагъы бла кёргөздөдү. – Быллай налат ким кёргенди? Къоркъя, элгене да билмейди, гонна... Маскени гау=тууун эсине алмай эди да алмай эди, алай от жарыгъындан да къоркъмайды!

Батманладан бирин, экисин эссе да къучагъына къысып, къолчууда, чырпыла ичинде бара турғын сууучукъуну көлчктүнө элтгенди. Аланы, кёлге сугъуп, ууатханды, чатханды. Бал таракъланы, эки атылар эссе, ашагъанды... Батманланы уа сайдай биледи, желмаууз.

– Ашса, айну бал батманланы суу бойнуну нек элтгенди, кёлге нек сукъынаны? – деп сордум.

– Эй, Жансох, әгечден туутған, Къуртакъулақъ акынылы жаныарды. Г.тманланы суугъа сугъуп, ичлериндеги бал чибинлени тунч түтүрмаса эди, ала аны жан=жанын серметир эдиле... Къурта билген, күсеген – наныкъ, дугъум, айхай да, бал!

– Къауланы атылгъанындан а элгенимдими, къачмадым да?

– Тейри, аны уллу элгенингенча жапсын эслемедим. Кертиди, къаул атылгъанда, сыйгъадан чыгъып, къолну ол жанында – ма ол

ачыкъ талачыкъда бир кесек мычыды. Сора, артына-артына да къарай, кеси тилинде не эсе да бир затланы да гур-мур эте, акын-актырын аттай, агъач ичине кирди да кетди...

- Жашла, сизни да къынадым. Этигиз, маржа, хахай-тухай, юркюткюз къантулукъын... Ол узакъытта кетмегенді. Энтда да къайтып келирге боллукъеду...

Биз, айхай, кечегиде, хар бирибиз къолундан келгенин аямай къычира, тёгерекни таушұха алдырып, хахайны бардырдыкъ.

- Оллахий, алпа, биз этген хахайлдан сени Къуртант угъай да, шайтанла оқыуна, къачып, жети сыртдан аутъан болурла! - деди Бекболат.

- Болгъа эди алай а!.. Тейри, сиз а керти оқыуна да адамны чач токлерин турғузуруқсуз. Ким биледи, Къурта бу тиіреден къайтмазча кетер эссе уа.

Биз, андан-мындан чыршы, отун да мажарып, Азенеуурну къоңчу - гъуну агъачха айланған жаңында уллу от этдик. Тёгерек жарыда. Балчыны биргесине тант кесек да олтурдурукъ. Отну жаңнанын ёчолтмей тур деп, къоңбузға къайтдыкъ. / тағынлагъ да айнуна хапарын айтдыкъ.

Жашла, мен көрген ма ол эди, - деп, Жандар хапарын босады.

С. Теппеев.

Къарылгъа ч

(Кёлден билирге)

Къарылгъашыкъ учады
Ейик кёкде жумула,
Чорбатымда къонадын,
Жырлай, ойнай, бурула.

Кёзчюклери жылтырай,
Шыңчюгю агъарып,
Топуракъ, чёп ташыйды,
Уи этерге къадалып.

Назмұларын жырлайды,
Уя ишлей, къууана,
Жаэгъы ариу көнлеге

Алгъыш эте, жубана.

Тазалайла хауаны,
Гебенекден, чибинден,
Тохтамайын ишлейди,
Келген къадар күчкөндөн.

С. Шахмурзаев.

Биәзи календарбыз

12 -чи апрель Космонавтиканы күнінде. 27 жыл мындан алда би-
теу дүниода космоска бириңчи адам - Совет Союзны гражданини
Юрий Аликоевич Гагарин - чыкътынын эштегенді. Ол сыйлы көннү
- Космонавтиканы күнін - адам улу жыл сайын белгилейді.

Андан бери озғыланнын заманын ичинде космосның көнглигіне мингден
асласм спутник жиберилгенді. Космонавтла, алымле космос станция-
лада илму ишле бардырадыла, сейирлик синамла этедиле. Халжъ
мопкө да аллай станцияла уллу хайр бере башлагъандыла. Ала
связистлеге, геологлагъа, картала ишилеучүлөгө, көннү халын би-
лиучилеге да болушадыла.

Мароха, Венерагъа учхан космос аппаратла, ал планеталадан
бизге сейирлик халарла билдиригендери бла къалмай, аларын суратла-
рын оқыуна иедиле.

Космоону тииттүдө зертта да уллу жетишмеле болурла. Алай, би-
ринчи болуп, космоска жол салғынан Юрий Гагарин бла совет алым-
лени аттары уа ёмөрледе да уннутмазла.

Батыр космонавттарыбыз жигит ишлери ічкөн Алтын Жулдуз бла
саугъаланғандыла.

"Нюр" журналдан.

Космос нүүсүндөн жирчикъ

(Кёлден билирге)

Жулдуз кибик, терк учуп
Кёйнү бийиклерине,
Космоска жолну ачып,
Къайынханды жерине,

Космос, космос! Бизни
Акъылыбыз сендеди.
Бизни кёбиюзину да
Көлөнде, эсендеди.

Санга барып келирге,
Школдан келген кибик.
Сени алай кёрүрге,
Тауланы кёрген кибик!

Космос, космос! Отуннга
Баргъанча, санга барып
Квайтыханды ююне
Юрий Гагарин батыр.

Гагарин бла Титов
Этген жигитликлени
Биз эсибизде тутуп,
Алагъя маҳтау өзүр,

Ала кибик батырла
Болургъа юренирбиз,
Сени кёрдүле ала,
Биз да сени кёрүрбоз!

Къ. Кулмөев.

Ийнек

Хайнуанланы ичиинде
Файдалыма барындан,
Жаулу сютле береме
Эмчеслени тарындан.

Мойнозлери - таракъя,
Терилери аякъя,
Сюю барад бишлякъя,
Эти, жауу къатысъя.

Айран ичмелек - саулукъду,
Малчалыкъыны билейик,

Ийнек саумакъ - заулукъду,
Кюэ биченнеге кетейик.

Колхозчула, совхозла,
Биченни кёп этейик.
Эт, жау, бишлякъ халкълагъа
Ийнек беред, билейик.

С. Шахмурзаев.

Къочхар

Мойнозлери буруулуп,
Бугъабон къочхарла,
Мериносаду атлари,
Тамашалыкъ жохарла.

Хар бир түрлю къойладан
Эти, жюю кёп болади.
Муну күтген колхозла
Байлыкъланы кёп алад.

Сайлас Озай алгъанды,
Къочхарлагъа къарайди,
Орунларын күреиди,
Ишге ахшы жарайди.

Озай школ битдирип,
Къочхарланы сайлайды,
Тынъя алыш алыш къолуна
Малгъя жүрек байлады.

С. Шахмурзаев.

Ат

Адам улу чыкъгъанлы
Ат нёгерлик әтгениди,
Машинала чыкъгъанлы
Сыйы азгъя кетгениди.

Атла энтда жараилья,
Энтда ариу къарагъыз,

Суу ичирип, жем берип,
Кыргыч бла тарағынз.

Атланнганда алгъа бол,
Тебиннгенде малгъа бол,
Ахшыладан бири бол,
Малчылықда алгъа бол!

Ат, әшек да, къадыр да
Аздан-азгъа барасыз,
Темир атла чыкъынлы
Артдан-артха къаласыз.

Совет жигер жашлары
Темир къушла ишлейле,
Талмаз темир атлары
Нолларында кишинейле.

С. Шахмурзаев.

У л л у Л е н и н

Волга сууну жагъасында Ульяновск (Симбирск) деген шакар барды. Анда 1870 жылда 22 апрелде Владимир Ильич Ленин туугъанды.

Ол ёсюп революционер болгъанды. Владимир Ильич Ленин - урун-нган халкыны ёкюлю - Коммунист партияны күрагъанды.

Коммунистлени башчылыкълары бла ишчиле эм эллиле падчахни тайдыргъандыла, капиталистле бла помешиклени кыстагъандыла.

Владимир Ильич миллионла бла ишчилени, эллилени кыймылыкъдан күтхаргъанды. Биз анга Уллу Ленин дейбиз.

Владимир Ильич битеу адмала эсгередиле эм сюедиле. Аны аты барбызгъа да багъалыды. Ол себептен Ленинни туугъан көнү - 22-чи апрель бизни жарыкъ байрамыбызды.

А.Ж. Будаев.

Л е н и н г е

(Көлдөн билирге)

Ленин бизге жашау берип кетгенди
Барбызгъа ол осуят этгениди:
Партияны ариу, кирсиз сакъларгъа,

Алдан алгъа хаман хорлап барыргъа.

Хорламлани онла бла къатларгъа...
Ленинни күрөши акъыл бла тюзлик эди.
Ленин уруннганлагъа шүөх эди.
Адам жектен къаумлани жокъ этди.

Ленинни аты жашарыкъды ёмэрледе:
Аны иши юлгюлүдү көп эрлеге.
Партиягъа бизни этгениди Ленин аманат,
Жашаубуз сейирлици аламат.

Къ. Къочхаров.

Т а й ч ы къ б л а И л и я с

Жай Жемли алге тебиретселе, Илияс бек сюеди. Кеси да болушуп, терк кийинеди. Анда уа Руслан да, Ахмат да, Керим да сакълан туруучудула: жауундан сора кёлчүкке этип ойнаргъа, жылы кий а, сууну ары жанина ётюп, гебенекле къуааргъа.. Жемлиде аллай бир гебенек барды! Санап да башаялмазса! Аппаны акътуякъ байталы уа! Сап-сары къалын жалкъасы бла. Анга уа аз минмеуучидю Илияс. Тейри, ашшаны къойнана да къысылып, бир барынчуду да! Тыгыдак, тыгыдак.. "Ой, мама, хайда!" - : деп ашыкъырады ол аласын.

Автобусда Илияс терезе къатына олтууроргъа сийоучиодю. Бу жол да, чабып барып, терезе аллында жер алды. Автобус тебиретенлей, къараса - аны мамасы тенгли бир къатын ёрге сюелип. Секириди да турду, кесинден тамата сюелип тургъанлай, олтуур барыргъа Илияс күлтүпс болмагъанды. "Ай иги жаш, иги жаш", - деди ол къатын иразы болуп.

Жемлигеге келгенилеринде, ашшаны тор байталы тайчыкъ табып турса уа! У-у-у! Илияс, ассыры къуаңнандан, ёрге-ёрге секирип, къарс урду. Ашшаны тиягъындан тартып, халкаргъа өлтди. Ол а, тор тайчыкъ, акъылшаша, акътуякъ, сарыжалкъа! Тоз аласыны кесича."Ашша мидирчи" - дес, ашша, къолтургъуна алып барып, тайчыкъны күсүне салды да къойду. Тайчыкъ башын чайкъап, аласына къысылды. Илияс тайчыкъны табанлары бла тебиретип; жалкъасындан туттуду, ол а тепмейди."Чочу-чурукъ тоймолмандю, ашша?" - деое: "Ол тайчыкъыди, сен а балачыкъса. Шүөхласыз да, анадан төзеди", - деп къояды. Къараса - ашшаны битеу сакъалы ишара, кёзлери кюле.

Экинчи көн Илияс, уянып, чабып эшикке чыкъғанда, ашпа байталы да, тайны да ёзениге къыстап тура эди. Ол а Русланни да, Ахматны да, Керимни да чакъырып, ары барды. Къарасала: байтал оттай, тайчыкъ - жинк болуп, ёзени ёрге бла эниште чаба.

- Ма ол мени тайынды! - деди Илияс.

- Ол сени тайынг тоййодю, Топашны тайынды, - деди Керим терк окъуна. - Топашны да тоййодю, ашпаны да тоййодю. Ашпаны эсе, хар заманда ашпа минмей, Шамшидикъю, тайчыкъ Топашынды... - Илияс, ол телинге сейир этип, Русланнга бла Ахматха къарап турғанлай, ол а дагында: - Шахарда турғаннита тай неге керекди! - деп, эринлерин чойореди.

- Сиз ити, сиз! - деди Илияс. - Шамшидикъ да ашпаны жашынды, Топашка мени къарындашымды, хы! Этчи этеригинги, жыртыч этегинги!

- Минчи да бир, - деди Керим, хорлатып башлагъаны билип.

Илияс оттай турған байтал бла тай таба сизиди. Руслан да, Ахмат да, Керим да аны изындан чабышып келдиле. Тайчыкъга жууукъ келип, Илияс хуржунунда бүгечеден къалгъан къалач къыйирны тапды. Аны алдып, къол аязына салып: "Та 'тыкъ, тайчыкъ!" - деп чакъырады. Тайчыкъ ишекли болуп, анасина къысыла, жашчылкъандан узайыргъа смеди. Илияс а аллай бирни биле болмас! Къалач къыйирни къол аязында узатханлай, байталы чакъырады. Къолгъа жириңген байтал, къалач къыйирны тайчыкъдан эсе терк къабын, артха къайнтыды. Байтал Илиясны къол аязындан къалач къыйирни эрини бла ала турғунчу, Илияс да, сермен, тайчыкъны бойнундан туттуду. Аны анасындан айырып, арлакъгъа элтди да, эки къолу бла да бойнұна жабишқаплай, секирип көюне миндерден болду. Ай, анасын уа, эки да секирип, тайгъа миналмади. . Ахмат чабып келди да, болушту. Илияс, эки къолу бла да тайны жалқасындан тутуп, бутлары бла къабыргъаларына къаты къысылып, сир болду. Керим ачындан ёледи.

- Хы, чапцирчы да бир, - деди ол Илиясха, тайгъа минигени уа аз кибик.

- Чандыралмам! - деди Илияс, тайны къабыргъаларына къысылып турған бутларын азчыкъ къымылдата. - Мени тайны жууашчыкъды. Ма, чочумайды. Но-о, но-о... Илияс табанлары бла тайны къабыргъаларына ишти да къатылды. Тай акырттынчыкъ аттай башлады. Аны көргендей, Керим, къолунда чинчичитчыкъны атып, тайны элгендирди. Тай, эсде болиай, чабып теобреди. Илияс, эки къолу бла да тайны жалқасына жабынап, кәзілорин къиседи. Ызен артха учады, көк тәгерек

айланады. Алай баргъанда, Илияс да бир затчыкъны ангылады: ол тайны къабыргъаларына бутларын не къадар къаты къисса, тайчыкъ аллай бир терк чабады. Тохтар эсе деп, бутларын азчыкъ бошлап көрдю. Тайчыкъ олсагъатдан ёрге-ёрге бир түрлүле секирип башлады да, Илияс къыртиште къалай учуп тошгенин да билмей къалди.

Русланда, Ахмат да, Керим а битин да, Илияс къычырысь этип жилярыкъ сунуп, чашкан эдиле. Илияс а секирип турду.

Атласа, бир жери жанын чыгъарып къонды. Төзалимай, жиляп къалырда деп къоркъғандан, Керимге күлөп къарай, айтады: - Керим, сен тиягъынги атмасаң, мени тайны алай къызыу чабарысь тоййол эди, сау бол! Көрдүгюзмю, ол чабып баргъанлай, мен къалай секиридим!

Керим нёгерлерине къарап сейир этиді.

Л. Тешеев.

Күннеге чыкъғанда

Болат

Танг кечени къууады,
Кёр, жанты күн тууады!
Терезеден ол кеси
Къарайды - күнню кёзю.
Болат кёзин ууады,
Тёшегинден турады.
Эшикни ачып көнгө,
Чыгъады жанты күннеге.
Минил узун чыбыкъга,
Киреди эрттен чыкъга.
Ол чабады, жет аны!
Ол къууады тутчаны.
Ол сизады, кёр аны,
Тутчагъа да житчаны!
Къар/къагъады тауукъга,
Ичкынады зауукъга.
Чыкъғанды Болат күннеге.
Не керек анга ёңгө!

Т. Зумакулова.

Жарыкъ жашчыкъни

жыры

Энтда жер жашил кийгенди,
Кон килюшю адамла!
Энтда жаз байрам келгенди,
Нырдан тола орамла.

Жыр айтама орамда,
Орий-орий-орайды!

Кызыл байракъ сөзюледи,
Тёбенги болуп къонакъ.
Уллугула да, сабийле да
Кийинингендиле омакъ.

Мен да омакъма Майды,
Орий-орий-орайды!

Таулу кызы къос' з согъады
Жаш тёлжюню тоюнда.
Бигюн онгда да, солда да -
Тюрлю-тюрлю окнла.

Мен да келдим ойнаргъа,
Орий-орий-орайды!

Шүёхум тойгъа чыгъады,
Уста тойчугъа ушаш.
Дауурбазны уа къагъады
Вёркин алчи кийген жаш.

Мен да тепседим тойда,
Орий-орий-орайды!

М. Мокаев.

Биринчи майни

байрамы
(Кёлден Билигре)

Эй, жолдашша, жетди, келди

Ишчи халкъны Май айы.
Уллу байрам, сыйлы байрам
Саламлайды Май айны,

Биз чыгъабиз, тизилишип,
Къууанч ате тышина.
Биз къурайбиз жанты дуния
Олтурмайбыз башуна.

Багын ишчи, жаш тёлжоле
Къууанышхан Май айды.
Къой-къозула мангырдашып,
Сюйом берген жаз айды.

Кёл жерледе "Ура-ура!"
Музыкала согъула,
СССР-ни жерлеринде
Барабанла урула.

С. Шахмурзаев.

Сизни къоруулагъанла

1941 жылда бизни къыралгъа немец-фашистле чабыуллукъ этеди-
ле. Ала кёп халкъны, жерни тоңап, кеслерине къул этген эдиле.
Ол къыраллада кёп сабийни, къартты эм тиширнуу къыргъандыла.
Алай фашистле бизни тынч хорлар мурат этгенилкеге, Совет Аскер,
совет халкъ журтун къорууларгъа къаты скеледи.

Фашистле эшикке чыгъаргъа къорууладыла. Ала кирген кёшор аты-
лады. Ала кирген атчачла алани къабырлары боладыла. Къаяла исле-
рине окладыла. Ала кирген суу къутурады. Алагъа жиорюрге жол къал-
майды.

Ит фашистле жашаусуз болдула. Ассыры ачыудан, не этерге бил-
мей, ала хатасын тиширулани, къартланы, сабийлени ёлтюредиле.
Тутмакъ ийле, асмакъла къурайдыла. Алай ол кир ишле эркинлик юч-
ын скелген халкъны къоркъуталмайдыла. Кюреш бүтин да күчленеди.

Ала бизни жерде кёп чидаялмадыла. Волга сууну бойнун-
да сермешиу хорлауну башы болду. Совет Аскер хорлауну башлады.

Уллу уруш тёрг жыл чакылыш барды. Совет Аскер къанлы душманнин
бизни къыралдан къистады эм башха къыралланы да азатлады. Бизни

жигит аскерлеребиз душманни кеси куркасында ууатыла. Уруш Германияны ара шахары Берлинде бошалды. Рейхстагны башында кызыл байракъ чайкъалды. Душманла хорландыла. Кыйын уруш бизни хорлауубуз бла бошалды. Ол хорлаугъа бизни партия жетдиргенди.

Хорлау бизге тинч берилмегенди. Ол хорлау ичон, бизни эркинлигибиз ючон, бизни бүгүннүү күштүнчлүк жашауубуз ючон, кёп совет адам арасыз жан бергенди. Билигиз, ала да сөве эдиле жашаргъя. Алай алагъя кеси жашауларындан эссе Ата жүртнүү эркинлиги, сизни жарыкъ жашауугъуз багъалы болгъанды. Ала сизни къоруулагъандыла.

А.Ж. Будаев.

А п п а н и м а й д а л л а р ы

Бүгүн, сыйлын Хорламны күнөндө,
Шамил ашласыны майдалларын
Чыгъарды уллу жез клуборден, -
Аланы сыйап, сыйады барын.

Къайсан къайсан жерде а...ъанды ол?
Шамилни көзюне көрүнеди:
Урушда, окъ тийип, ауды ол.
Угъай, баргъан жолу - ёмюргеди!

Жигитни майдалларын ол тагъя,
Чабып барып, кюзгүгө къараиды.
Къууанып, көзлөрин терк-терк къагъя,
Бурма чачын тараиды, тараиды.

С. Макитов.

А н а м а а и т м а г ъ я з

Кёкнү жалды кёксүм жабнуу.
Кёкден келди кёксүм жауун.
Кел, жууугъум, мен къоркъамайма -
Анам жибиргө къоймайды.

Кел, айтайым къулагъынга,
Мен бек ийнанама санга:
Анам кетгенлей ишине,
Анам иоди эшикке.

Анам билmez мен айтханин.
Алай сакыларма мен аны.
Барын да айтырма кесим,
Ол ингирде ищен келсе.

С. Гуртуев.

Ш у л п у

Шулпу, шулпу, шулпучукъ
Маратны жолуна чыкъ.

Жуудур аны бетчигин,
Жибит аны бёркчимгөн.

Чыбыкъ атын чапчырын,
Кёлчимлени чаччырын.

Балачыкъ "чибинчикледен"
Жибисин инчилери.

"Кел, - деди Марат кеси, -
Мен бек сөеме келсөн!"

С. Гуртуев.

А л а м а т б л а К ъ а н а м а т

Тойлооучидю Къанамат,
Ол затха этгенча ант,
Андан кичиле бла,
Андан кичсүзле бла.

Сюэди тойлооургэ,
Жыртыша, киреширгэ.
Аны этгенин алай
Кёре турду бир талай

Биргесине окъутгъан,
Кйлери хоншу тургъан.
Аламат - бёкем жашчыкъ,
Аламат - таужел жашчыкъ.

Бир жол переменада,
Сабийле ойнагъанда;
Къанамат бир жашчыкъны -
Гитче къарабашчыкъны

Ургъанын, жилятханын,
Аманла да айтханын
Кёрдю, эшитди да, келди:
- Сен батыр эсенг, - деди

Аламат Къанаматха, -
Тойсичю, турмай артха,
Мени bla, бол да эр,
Ким жиляригъын бир кёр!

Махтана, омакълана,
Къарыусузлагъа тийген,
Кочю азланы тойген -
Ишиди къоркъакъылам!..

Къоркъду, къачды Къанамат,
Кюле къалды Аламат.

Къ. Кулев.

Т а у ж и р ч и къ

Жырлайдыла

Жырчыларын

тауча:

Таучукъыла да,

Тауланчикъыча,

тауча;

Чыпчыкъыла да,

Таучукъылача,

тауча;

Макъачыкъ да,

Чыпчыкъылача,

тауча;

Тауукъучукъ да,

Макъачыкъча,
тауча;
Гюлчиkle да,
Тауукъучукъча,
тауча;
Кючюкъич да,
Гюлчиюлечча,
тауча;
Киштикъич да,
Кючюкъичка,
тауча;

Кишиунчукъ да,
Кишитикъичча,
тауча;
Кырчыкъыла да,
Кишиунчукъыла да,
тауча...

М. Беппаев.

А л л а й т а у , б ы л л а й т а у

Аллай тау, быллай тау,
Арасында малкъар тау,
Малкъар тауну башында
Акъбаш теке кёргенме.
Теке түйол - текешмек,
Бугъя түйол - бутгъушмакъ,
Буруш терек жабышмакъ.

Тары ётмегинги ашамам,
Тар кийнгде жашамам.
Кёк ётказио майюз,
Кынырында кылышчигъы.
Энии келеме сиртдан,
Чабырларым гыбытдан.

Фольклордан.

МАРЬЯНЛЫ

Саби йлеге халарлар гъза

Къайсы уллуду?	Малкъар халкъ жомакъ.	3
Улакъычысъла	бла Бёрю. Орус халкъ жомакъ. А. Толстой	
жаращыргъанды.	Малкъар тилге Э. Гуртуев кёчиргенді.	5
Налғъан нёгер.	Малкъар халкъ жомакъ.	5

Окъургъа

Н. Крупская.	Владимир Ильич Ленин.	7
К. Мечиев.	Ленин.	9
К. Куллиев.	Кюз арты (юзюю).	10
Азатлыкъ байрамы.	"Нюр" журналдан.	10
И. Маммеев.	Ноябрь.	12
К. Отаров.	Туугъан жерим (юзюю).	13
А.Ж. Будаев.	Бизни Ата журтубуз.	15
Лебедев-Кумач.	Эсепсиз кенгди мени туугъан къыралым (юзюю).	15
А. Будаев.	Кюз жыйн.	16
С. Отаров.	Сенгиричке бла Гебенек.	17
Минги тау.	Халкъ жыр.	18
Элберле.		18

Саби йлеге халарлар гъза

Къой бла Эчки.	Малкъар халкъ жомакъ.	19
Къызыл Боккачыкъ.	Француз жомакъ. Ш. Перро жаращыр- гъанды.	21
Малкъар тилге Э.	Гуртуев кёчиргенді.	23
С. Цораев.	Суу бла От. (жомакъ).	23

Окъургъа

Бижиланы А.	Къын.	25
М. Мокаев.	Назы терекчик.	26
Ю. Журабов.	Нъоян балачыкъ.	27
К. Куллиев.	Ана тили.	28
К. Мечиев.	Окъуыкъ.	29
А. Холаев.	Намыс, Актыл эм Бағынчы.	29
Еара, бара,	жын таптىм. Фольклордан.	31

Т. Зумакулова.	Пеликан Жанболат.	32
Къызыл байракълы аскер.	"Нюр" журналдан.	33
А. Будаев.	Совет Аскер.	33
А. Колаев.	Бизни Алим.	34
А. Бегиев.	Тие бла Токлю.	35
Элберле.		38
А.Ж. Будаев.	Къыш.	38

Саби йлеге халарлар гъза

Намыс.	Малкъар халкъ жомакъ.	40
Акъюз бла Эшек.	Малкъар халкъ жомакъ.	41
С. Ахматова.	Ламам, мони къайда тапханса?	44
8-чи Март	- Тиширидулани халкъла аралы күнү.	46
И. Маммоев.	8-чи Март.	46
М. Мокаев.	Таулани жарытхан жулдузла.	47
А.Ж. Будаев.	Ламамы не ючюн оюреме.	48
М. Елmezov.	Эсли къызачыкъ.	49
А. Созаев.	Ана гыржын атеди.	49
Бешик жыр.	Фольклордан.	49
К. Мечиев.	Бешик жыр.	50
А. Тешпев.	Ким чаңды? Ким ташды? Ким ыгъылды?	50
К. Отаров.	Бёрккүлакъ.	52
С. Тешпев.	Къурта.	52
С. Шахмурзаев.	Къарылгъач.	54
Бизни календарьбыз.	"Нюр" журналдан.	55
Къ. Куллиев.	Космосну көбйиңдөн жырчыкъ.	55
С. Шахмурзаев:	Ийнек.	56
С. Шахмурзаев.	Къочкар.	57
С. Шахмурзаев.	Ат.	57
А.Ж. Будаев.	Уллу Ленин.	58
Къ. Къочкар.	Легинге.	58
А. Тешпев.	Тайчикъ бла Илияс.	59
Т. Зумакулова.	Коннге чыкъ ти Волат.	61
Е. Мокаев.	Жарыктъ жашчыкъны жыры.	62
С. Шахмурзаев.	Биринчи майдын байрамы.	62
А.Ж. Будаев.	Сизни къоруулагъанла.	63
С. Макитов.	Айданы майдаллары.	64
С. Гуртуев.	Анама айтмагъыз. Шулгу.	65
Къ. Куллиев.	Аламат бла Къанамат.	65
М. Беллаев.	Тау жырчыкъ.	66

Ахмат Жунусович Будаев

ЧИТАЕМ ДЕТЯМ

Книга для чтения в старшей группе
городских детских садов КБ АССР
Пробное пособие для воспитателя

На балкарском языке

Редактор У.А.Жулабов
Корректор С.А.Будаева

Подписано к печати 1.УШ. 88. Формат 60 x 84¹/16. Уч.-изд.л. 4.

Тираж 100 экз. Заказ № 1646 Цена 10 к.

Министерство просвещения Кабардино-Балкарской АССР.
Нальчик, пр.Ленина, дс. Советов.

Ротапринт Управление статистики КБ АССР. Нальчик, Пушкина, 20.